

**АУДИТТИН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫ 700 (КАЙРА КАРАЛГАН)
ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ
КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ**

(2016-жылдын 15-декабрында же бул күндөн кийин аяктай турган мезгилдер
үчүн финансыйк отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет)

МАЗМУНУ

Пункт

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү	1–4
Күчүнө кирүү күнү	5
Максаттар	6
Аныктамалар	7–9

Талаптар

Финансыйк отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптаандыруу	10–15
Аудитордук пикирдин формасы	16–19
Аудитордук корутунду	20–52
Финансыйк отчеттуулук менен берилүүчү кошумча маалымат ...	53–54

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Ишкананын эсеп практикасынын сапаттык аспекттери	A1–A3
Финансыйк отчеттуулукта ойдогудай түрдө ачып көрсөтүлгөн эсеп саясаты	A4
Финансыйк отчеттуулукта берилген маалымат жөндүү, ишенимдүү, салыштырылат жана түшүнүктүү and Understandable.....	A5
Финансыйк отчеттуулукта берилген маалыматка олуттуу операциялардын жана окуялардын таасириң ачып көрсөтүү	A6
Финансыйк отчеттуулукта ишенимдүү берүү жетишшилгениң же жоктугун баалоо	A7–A9
Финансыйк отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын сыпраттамасы	A10–A15
Аудитордук пикирдин формасы	A16–A17
Аудитордук корутунду	A18–A77
Финансыйк отчеттуулук менен берилүүчү кошумча маалымат ...	A78–A84

Тиркеме. Финансылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундулардын
мисалдары

Аудиттин эл аралык стандартын АЭС 700 (кайра каралган) «*Финансылык отчеттуулук жөнүндө пикирди кальптандыруу жсана корутундуну түзүүнү*» АЭС 200 «*Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жсана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү*» менен биргэе кароо керек.

ISA

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чойрөсү

1. Ушул Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирге кальптандыруу боюнча аудитордун милдеттерин белгилейт. Мындан тышкары, анда финанссылык отчеттуулуктун натыйжасында чыгарылган аудитордук корутундуунун формасы жана мазмуну сүрөттөлөт.
2. АЭС 701¹ аудитордук корутундуудагы аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо учун аудитордун жоопкерчилигин белгилейт. Аудитор модификацияланган пикирди билдириши же аудитордук корутундуга «Маанилүү жагдайлар» же «Башка маалыматтар» бөлүмдөрүн кошуу аудитордук корутундуунун формасына жана мазмунуна кандай таасир эте тургандагы жөнүндө маселе АЭС 705де (кайра каралган)² жана АЭС 706да (кайра каралган)³ каралат. Башка айрым АЭСтер ошондой эле аудитордук корутундууну түзүүгө жана чыгарууга карата колдонулуучу талаптарды камтыйт.
3. Ушул стандарт жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулуктун толук комплектинин аудитине карата колдонулат жана бул контексте баяндалган. Атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулуктун аудитинин өзгөчөлүктөрү АЭС 800дө (кайра каралган)⁴ каралат. Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунун же финанссылык отчеттун өзүнчө элементинин, беренелер тобунун же беренесинин аудитинин өзгөчөлүктөрү АЭС 805те (кайра каралган)⁵ каралат. Ушул стандартты ошондой эле АЭС 800дүн (кайра каралган) же АЭС 805тин (кайра каралган) негизинде жүргүзүлүүчү аудитке карата колдонууга болот.
4. Ушул стандарттардын талаптары бүткүл дүйнөдө аудитордук корутундулардын ырааттуулугун жана салыштырылышины камсыз кылуу зарылчылыгынын жана аудитордук корутундуда пайдалануучулар учун алда канча актуалдуу болгон маалыматты берүү

¹ АЭС 701 «Көз караптысыз аудитордун аудитордук корутундуусунда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо»

² АЭС 705 (кайра каралган) «Көз караптысыз аудитордун аудитордук корутундуусундагы модификацияланган пикир»

³ АЭС 706 (кайра каралган) «Көз караптысыз аудитордун аудитордук корутундуусундагы «Маанилүү жагдайлар» жсана «Башка маалыматтар» бөлүмдөрү»

⁴ АЭС 800 (кайра каралган) «Атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулуктун аудитинин өзгөчөлүктөрү»

⁵ АЭС 805 (кайра каралган) «Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетторунун жана финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементтеринин, эсептеринин же беренелеринин аудитинин өзгөчөлүктөрү».

аркылуу аудитордук корутундулардын баалуулугун жогорулаттуу зарылчылыгынын ортосундагы ойдогудай баланска жетишүүгө багытталган. Ушул стандарт аудитордук корутундуда ырааттуулук принципибин сактоого багытталган, бирок мында айрым юрисдикциялардын конкреттүү жагдайларын эске алууга мүмкүндүк бере турган ийкемдикти камсыз кылуу зарылчылыгын тааныйт. Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүүдө аудитордук корутундуун баяндалыштарында ырааттуулукту сактоо дүйнөлүк рынокто ага ишенимди жогорулатып, дүйнөдө таанылган стандарттарга ылайык аткарылган аудитордук тапшырмаларды идентификациялоону жеңилдетет. Мындан тышкary, ырааттуулук принципи аудитордук корутундуларды пайдалануучулар жакши түшүнүшүнө жана алар келип чыккан учурда демейдегиден башка жагдайларды табууга көмөктөшөт.

Күчүнө кириү күнү

5. Ушул стандарт 2016-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин аяктай турган мезгилдер үчүн финансыйлык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет.

Максаттар

6. Аудитордун максаттары төмөнкүлөрдө турат:
- (a) алынган аудитордук далилдерге таянуу менен жасалган тыянактарды баалоонун негизинде финансыйлык отчеттуулук жөнүндө пикирди кальптаандырууда; жана
 - (b) бул пикирди жазуу жүзүндөгү корутунду формасында так билдириүүдө.

Аныктамалар

7. Аудиттин эл аралык стандарттарынын максаттары үчүн төмөнкүдөй терминдер төмөндө келтирилген мааниге ээ:
- (a) жалпы багыттагы финансыйлык отчеттуулук – жалпы багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финансыйлык отчеттуулук;
 - (b) жалпы багыттагы концепция – пайдалануучулардын кенири чөйрөсүнүн финансыйлык маалыматка жалпы муктаждыктарын канааттандыруу максатында иштелип чыккан финансыйлык отчеттуулукту даярдоо концепциясы. Финансыйлык отчеттуулукту даярдоо концепциясы ишенимдүү берүү концепциясы же шайкештик концепциясы түрүндө берилиши мүмкүн.

«Ишенимдүү берүү концепциясы» финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясын белгилөө үчүн колдонулат, ал ушул концепциянын талаптарына шайкеш келүүнү карайт, ошондой эле:

- (i) финанссылык отчеттуулукту ишенимдүү берүүнү камсыз кылуу жетекчиликтен маалыматты бул концепцияда каралгандан көп көлөмдө берүүнү талап кылышы мүмкүн экендингин айкын формада тааныйт же билдирет, же
- (ii) финанссылык отчеттуулукту ишенимдүү берүүнү камсыз кылуу үчүн жетекчиликтен концепциянын талаптарынан четтөө талап кылышы мүмкүн экендингин айкын формада тааныйт. Мындай четтөөлөр өтө сейрек жагдайларда гана талап кылышы мүмкүн.

модификацияланбаган пикир – учурдагы бардык жактарда финанссылык отчеттуулук финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптарына ылайык даярдалган деп тыянак чыгарылган аудитор айткан пикир.⁶

- (c) модификацияланбаган пикир – учурдагы бардык жактарда финанссылык отчеттуулук финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптарына ылайык даярдалган деп тыянак чыгарылган аудитор айткан пикир.⁷

8. Ушул стандартта «финанссылык отчеттуулук» термини “тиешелүү эскертүүлөрү менен жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулуктун толук комплектин билдирет». ⁸ Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптары финанссылык отчеттуулукту берүүнү, анын түзүмүн жана мазмунун, ошондой эле финанссылык отчеттуулуктун толук комплектин түзгөндөрдү аныктайт.
9. Ушул стандартта Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) шилтеме Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча кенеш чыгарган Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын билдирет, ошондой эле коомдук сектордогу уюмдар үчүн Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына шилтеме коомдук сектордогу уюмдар үчүн Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча кенеш

⁶ АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү», 13(a)-пункт

⁷ 25–26-пункттарда ишенимдүү берүү концепциясын жана шайкештик концепциясын колдонуу учурларында пикир билдириүү үчүн колдонулуучу баяндалыштар каралат.

⁸ АЭС 200, 13(f)-пункт, финанссылык отчеттуулуктун курамын белгилейт.

чыгарган Коомдук сектордогу уюмдар үчүн финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын (КСФОЭС) билдириет.

Талаптар

Финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди кальптаандыруу

10. Аудитор финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык бардык олуттуу мамилелерде финанссылык отчеттуулук даярдалгандыгы же жоктугу жөнүндө пикирди кальптаандырууга тийиш.^{9,10}
11. Бул пикирди кальптаандыруу үчүн аудитор финанссылык отчеттуулук ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloорду камтыбайт деген ақылга сыйярлык ишеним аудиттин жүрүшүндө алынгандыгы же жоктугу жөнүндө тыянак жасоого тийиш. Мында төмөнкүлөрдү эске алуу керек:
 - (a) АЭС 330гө¹¹ ылайык жетиштүү ойдогудай аудитордук далилдер алынгандыгы же жоктугу жөнүндө аудитордун тыянактарын;
 - (b) өзүнчө же жыйындысында алынган ондолбогон бурмaloор АЭС 450гө ылайык¹² олуттуу болуп санала тургандыгы же жоктугу жөнүндө аудитордун тыянактарын;
 - (c) 12–15-пункттарга ылайык талап кылынган баалоонун натыйжаларын.
12. Аудитор финанссылык отчеттуулук финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптарына ылайык бардык олуттуу мамилелерде даярдалгандыгын же жоктугун баалоого тийиш. Баалоону жүргүзүүдө аудитор ишкананын эсеп практикасынын сапаттык аспекттерин, анын ичинде жетекчиликтин ой жүгүртүүлөрүнүн ыктымалдуу бир жактуулугунун белгилерин кароого тийиш (А1–А3-пункттарды караңыз).
13. Аудитор, атап айтканда, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптарын эске алуу менен төмөнкүлөрдү баалоого тийиш:
 - (a) эсеп саясатынын тандалган жана колдонулуучу негизги жоболору финанссылык отчеттуулукта ойдогудай түрдө ачып көрсөтүлгөнүн же жоктугун. Бул баалоону жүзөгө ашырууда

⁹ АЭС 200, 11-пункт.

¹⁰ 25–26-пункттарда ишенимдүү берүү концепциясын жана шайкештик концепциясын колдонуу учурларында пикир билдириүү үчүн колдонулуучу баяндаштар каралат.

¹¹ АЭС 330 «Бааланган тобокелдиктерге жооп иретиндеги аудитордук жол-жоболор», 26-пункт.

¹² АЭС 450 «Аудиттин жүрүшүндө табылган бурмaloорду баалоо», 11-пункт

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ

аудитор эсеп саясаты ишкананын мунөзүнө шайкеш экенин жана ал айкын даярдалганын же жоктугун кароого тийиш (A4-пункттуу караңыз):

- (b) эсеп саясатынын тандалган жана колдонулуучу жоболоруу финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына шайкеш келе тургандыгын же жоктугун жана алар ойдогудай болуп санала тургандыгын же жоктугун;
- (c) жетекчилик эсептеп чыккан баалануучу маанилер негиздүү болуп санала тургандыгын же жоктугун;
- (d) финанссылык отчеттуулукта берилген маалымат жөндүү, ишенимдүү, салыштырылуучу жана түшүнүктүү болуп санала тургандыгын же жоктугун. Мындаи баалоону жүзөгө ашырууда аудитор төмөнкүлөрдү эске алууга тийиш:
- киргизилүүгө тийиш болгон маалымат киргизилгендигин же жоктугун, ошондой эле бул маалымат ойдогудай түрдө классификациялангандыгын, топтоштурулганын же бириндетилгендигин жана мүнөздөлгөнүн же жоктугун;
 - шайкеш болуп саналбаган жана ачып көрсөтүлгөн маселелерди ойдогудай түшүнүүнү айкын эмес кылган маалыматты киргизүү менен финанссылык отчеттуулукту жалпы берүү бузулбаганын же жоктугун (A5-пункттуу караңыз);
- (e) финанссылык отчеттуулук болжолдонгон пайдалануучуларга олуттуу операциялардын жана окуялардын финанссылык отчеттуулукта берилген маалыматка таасирин түшүнүүгө мүмкүндүк бере турган маалыматты ойдогудай ачып көрсөтүүнү камсыз кыла тургандыгын же жоктугун (A6-пункттуу караңыз);
- (f) финанссылык отчеттуулукта ойдогудай терминология, анын ичинде финанссылык отчеттуулуктун курамындагы ар бир отчеттун атальшы колдонула тургандыгын же жоктугун.
14. Эгерде финанссылык отчеттуулук ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган болсо, анда 12–13-пункттарга ылайык талап кылынган баалоо ошондой эле финанссылык отчеттуулук ишенимдүү берүүнү камсыз кыла тургандыгын же жоктугун баалоону камтууга тийиш. Аудитор финанссылык отчеттуулук ишенимдүү берүүнү камсыз кыла тургандыгын же жоктугун баалоосу төмөнкүлөрдү кароону камтууга тийиш (A7–A9-пункттарды караңыз):
- (a) финанссылык отчеттуулукту жалпы берүүнү, анын түзүмүн жана мазмунун; жана

- (b) тиешелүү эскертуулары бар финанссылык отчеттуулук анын негизинде турган операциялар жана окуялар аларды ишенимдүү берүүнү камсыз кылгыдай түрдө берилгенин же жоктүгүн.
15. Аудитор финанссылык отчеттуулук финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ойдогудай шилтемени же анын сыйпарттамасын камтый тургандыгын же жоктүгүн баалоого тийиш (A10–A15-пункттарды караңыз).

Аудитордук пикирдин формасы

16. Эгерде аудитор финанссылык отчеттуулук учурдагы бардык мамилелерде финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык даярдалган деген тыянакка келсе, ал модификацияланбаган пикирин билдириүүгө тийиш.
17. Эгерде аудитор:
- (a) Алынган аудитордук далилдердин негизинде бүтүндөй алганда каралып жаткан финанссылык отчеттуулук олуттуу бурмaloолорду камтыйт деген тыянак чыгарса, же;
- (b) Бүтүндөй алганда каралып жаткан финанссылык отчеттуулук олуттуу бурмaloолорду камтыбайт деген тыянак чыгаруу үчүн талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди ала албаса,
- ал АЭС 705тин (кайра каралган) жоболоруна ылайык аудитордук корутундуда пикирин модификациялоого тийиш.
18. Эгерде ишенимдүү берүү концепциясынын талаптарына ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулук ишенимдүү берүүнү камсыз кылбаса, анда аудитор бул жагдайды жетекчилик менен талкуулоого жана финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптарына жана бул маселе кандай чечиле тургандыгына жараша АЭС 705ке (кайра каралган) ылайык аудитордук корутундуда пикирди модификациялоо зарылчылыгы бар же жоктүгүн аныктоого тийиш (A16-пунктту караңыз).
19. Эгерде финанссылык отчеттуулук шайкештик концепциясына ылайык даярдалган болсо, аудитордон финанссылык отчеттуулук ишенимдүү берүүнү камсыз кыла тургандыгын же жоктүгүн баалоону откаруу талап кылбытайт. Бирок, етө сейрек учурларда, эгерде аудитор мындай финанссылык отчеттуулук адаштырууга алыш барат деген тыянак чыгарса, ал ушул жагдайды жетекчилик менен талкуулоого жана бул маселе кандай чечиле тургандыгына жараша бул маалыматты аудитордук корутундуда кабарлоонун кереги бар же жоктүгүн жана, эгерде керек болсо, кандай түрдө кабарлоо керектигин аныктоого тийиш (A17-пунктту караңыз)

Аудитордук корутундуу

20. Аудитордук корутунду жазуу жүзүндө болууга тийиш (A18–A19-пункттарды караңыз).

Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудиттин натыйжалары боюнча аудитордук корутундуу

Атальшы

21. Аудитордук корутундуунун бул документ көз карандысыз аудитордун корутундусу болуп санала тургандыгын так көрсөткөн атальшы болууга тийиш (A20-пунктту караңыз).

Даректелүүчү

22. Аудитордук корутундуунун даректелүүчүсү аудитордук тапшырманын шарттарына ылайык ойдогудай түрдө белгиленүүгө тийиш (A21-пунктту караңыз).

Аудитордун пикири

23. Аудитордук корутундуунун биринчи бөлүмү аудитордун пикирин камтууга жана «Пикир» деген баш сөзү болууга тийиш.

24. Аудитордук корутундуунун «Пикир» деген бөлүмүндө ошондой эле төмөнкүлөр зарыл:

- (a) финансыйк отчеттуулугуна карата аудит жүргүзүлгөн ишкананы көрсөтүү;
- (b) бул финансыйк отчеттуулуктун аудити жүргүзүлгөндүгүнүн фактисын көрсөтүү;
- (c) финансыйк отчеттуулуктун курамына кирген ар бир отчеттун атальшын көрсөтүү;
- (d) эскертуулөргө шилтемени, анын ичинде эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баянын берүү; жана
- (e) финансыйк отчеттуулуктун курамына кирген ар бир финансыйк отчетто камтылган күндү же мезгилди көрсөтүү (A22–A23-пункттарды караңыз).

25. Ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финансыйк отчеттуулук жөнүндө модификацияланбаган пикирди билдириүүде, эгерде мыйзамда же ченемдик актыда башкасы карапбаса, аудитордун пикири бирдей катары каралуучу төмөнкүдөй баяндалыштардын бирин камтууга тийиш:

- (a) биздин пикирибиз боюнча, тиркелген финансыйк отчеттуулук [финансыйк отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу

- концепциясына] ылайык [...] бардык олуттуу мамилелерде туура чагылдырат, же;
- (b) биздин пикирибиз боюнча тиркелген финанссылык отчеттуулук [финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына] ылайык [...] туура жана ишенимдүү түшүнүктүү берет (A24–A31-пункттарды караңыз).
26. Шайкештик концепциясына ылайык даярдалган модификацияланбаган пикири билдириүүдө аудитордун пикири тиркелген финанссылык отчеттуулук бардык олуттуу мамилелерде [финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына] ылайык даярдалганын көрсөтүүгө тишиш (A26–A31-пункттарды караңыз).
27. Эгерде финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча кеңеш чыгарган ФОЭС эмес же Коомдук сектордогу уюмдар үчүн финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча кеңеш чыгарган Коомдук сектордогу уюмдар үчүн финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарты эмес болуп саналса, анда аудитордун пикири финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тиешелүү концепциясы кабыл алынган юрисдикцияны көрсөтүүнү камтууга тишиш.

Пикир билдириүү үчүн негиз

28. The Аудитордук корутунду түздөн-түз «Пикир» деген бөлүмдөн кийин турган «Пикир билдириүү үчүн негиз» деген баш атальышы бар бөлүмдүү камтууга тишиш (A32-пунктту караңыз), ошондой эле:
- (a) аудит Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөндүгү жөнүндө билдириүүнү камтууга (A33-пунктту караңыз);
- (b) Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитордун милдеттерин сыппаттаган аудитордук корутундунун бөлүмүнө шилтемени камтууга;
- (c) аудитке карата колдонулуучу тиешелүү этикалык талаптарга ылайык аудитор ишканага карата көз каранды эместиги жана ушул талаптарга ылайык аудитордун башка этикалык милдеттерин аткарғандыгы жөнүндө билдириүүнү камтууга. Бул пикир тиешелүү этикалык талаптар кабыл алынган юрисдикцияны көрсөтүүгө же Бухгалтерлердин этикасынын эл аралык стандарттары боюнча кеңештин *Кеситкөй бухгалтерлердин этикасы кодексине* (БЭЭСК Кодекси) шилтемени камтууга тишиш (A34–A39-пункттарды караңыз);

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ

- (d) аудитор өзү алган аудитордук далилдер аудитордун пикирин билдириүү үчүн негиз болушу үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналат деп эсептей тургандыгы же жоктугу жөнүндө билдириүүнү камтууга тийиш.

Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү

29. Бардык колдонулуучу учурларда аудитор АЭС 570ке (кайра каралган) ылайык корутунду берүүгө тийиш¹³.

Аудиттин негизги маселелери

30. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген жалпы багыттагы ишканалардын финансыйлык отчеттуулугунун толук комплектинин аудитинин учурунда аудитордук корутундуда АЭС 701ге ылайык аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалыматты билдириүүгө тийиш.
31. Эгерде башкача түрдө, мисалы, мыйзамга же ченемдик актыга ылайык, аудитордук корутундудагы аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымат аудитордан талап кылынса же аудитор аны билдириүүнү чечсе, ал муун АЭС 701ге ылайык жасоого тийиш (A40– A42-пункттарды караңыз).

Башка маалыматтар

32. Бардык колдонулуучу учурларда аудитор АЭС 720га (кайра каралган) ылайык корутунду берүүгө тийиш¹⁴.

Финансыйлык отчеттуулук үчүн жоопкерчилик

33. Аудитордук корутунду «Финансыйлык отчеттуулук» үчүн жетекчиликтин жоопкерчилиги» деген атальштагы бөлүмдү камтууга тийиш. Аудитордук корутундуда конкреттүү юрисдикцияны укуктук жөнгө салууга ылайык термин колдонууга тийиш, ал эми «жетекчилик» деген терминди пайдалануу милдеттүү болуп саналбайт. Айрым юрисдикцияларда корпоративдик башкарнуу үчүн жооптуу жактарга көрсөтүү келтирилиши мүмкүн (A44-пункттуу караңыз).
34. Аудитордук корутундунун бул бөлүмүндө жетекчиликтин төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилиги сүрөттөлүүгө тийиш (A45–A48-пункттарды караңыз):
- (а) финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык бул финансыйлык отчеттуулукту даярдо үчүн жана, жетекчиликтин пикири боюнча финансыйлык

¹³ АЭС 570 (кайра каралган) «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү» 21–23-пункттар.

¹⁴ АЭС 720 (кайра каралган) «Башка маалыматта тиешелүү аудитордун милдеттери»

отчеттуулукту даярдоо үчүн зарыл болгон, ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмалоолорду камтыбаган ички контролдоо системасы үчүн; жана

- (b) өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга ишкананын кудуретин¹⁵ жана бухгалтердик эсепте колдонулуучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү жөнүндө божомолду колдонуунун орундуулугун, ошондой эле, эгерде колдонууга мүмкүн болсо, иштин үзгүлтүксүздүгүнө тиешеси бар маалыматтарды ачып көрсөтүүнүн ойдогудай мүнөзүн баалоо үчүн. Ушул баалоону аткаруу үчүн жетекчиликтин жоопкерчилигин түшүндүрүү бухгалтердик эсепте колдонулуучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү жөнүндө божомолду колдонуу кандай учурларда орундуу экендингин сүрөттөөнү камтууга тийиш (A48-пунктту караңыз).
35. Аудитордук корутундуунун ушул бөлүмүндө ошондой эле финанссылык отчеттуулукту түзүү процессине көзөмөлдүкту жүзегө ашыруу үчүн жооптуу адамдар, эгерде ушундай көзөмөлдү аткаруу үчүн жооптуу адамдар жогорудагы 34-пунктта сүрөттөлгөн милдеттерди аткарган адамдардан айырмаланса, көрсөтүлүүгө тийиш. Бул учурда ушул бөлүмдүн баш атальшында ошондой эле «корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарды» көрсөтүү жасалууга же конкреттүү юрисдикцияны укуктук жөнгө салууга ылайык колдонулуучу термин колдонулууга тийиш (A49-пунктту караңыз).
36. Эгерде финанссылык отчеттуулук ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган болсо, аудитордук корутундуда финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчиликтин жоопкерчилигинин сыйпаттамасы жагдайларга жараша «бул финанссылык отчеттуулукту даярдоону жана ишенимдүү берүүнү» же «акыйкат жана ишенимдүү түшүнүктү берүүчү финанссылык отчеттуулукту даярдоону» көрсөтүүгө тийиш.

Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги

37. Аудитордук корутунду «Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги» деп аталган бөлүмдү камтууга тийиш.
38. Аудитордук корутундуунун бул бөлүмү төмөнкүлөр жөнүндө билдириүүнү камтууга тийиш (A50-пунктту караңыз):
- (а) аудитордун максаты төмөнкүлөрдөн турат:

¹⁵ АЭС 570 (кайра каралган), 2-пункт

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ

- (i) финансый отчеттуулук ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмалоолорду камтыбайт деген акалыга сыйрлык ишенимди алууда; жана
 - (ii) аудитордук пикирди камтыган аудитордук корутундууну чыгарууда (A51-пунктту караңыз);
 - (b) акалыга сыйрлык ишенич ишенимдүүлүктүн жогорку деңгээлин билдириет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит учурдагы олуттуу бурмалоону дайыма таба алат деген кепилдик болуп саналбайт; жана
 - (c) бурмалоолор ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасында келип чыгышы мүмкүн, буга байланыштуу аудитор төмөнкүлөргө милдеттүү:
 - (i) же болбосо, эгерде алар өзүнчө же жыйындысында ушул финансый отчеттуулуктун негизинде пайдалануучулар кабыл алуучу экономикалык чечимдерге таасир этиши мүмкүн деп жетиштүү негизде болжолдоого мүмкүн болсо, алар олуттуу болуп санала тургандыгын түшүндүрүүгө,¹⁶ же
 - (ii) же болбосо финансый отчеттуулукту даярдоонун колдонуулуучу концепциясына ылайык олуттуулуктун аныктамасын же сыппаттамасын берүүгө (A53-пунктту караңыз).
39. Аудитордук корутундунун «Финансый отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги» бөлүмү ошондой эле төмөнкүлөрдү камтууга тийиш (A50-пунктту караңыз):
- (a) Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлүп жаткан аудиттин алкагында аудитор кесиптик ой жүгүртүүнү колдонун жана бүткүл аудиттин аралыгында кесипкөй скептицизмди сактап жаткандыгы жөнүндө билдириүүнү; жана
 - (b) аудитор төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тарта тургандыгын көрсөтүү менен аудиттин сыппаттамасын:
 - (i) ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам финансый отчеттуулукту олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин табуу жана баалоо; бул тобокелдиктерге жооп иретинде аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу жана жүргүзүү; аудитордук пикирди билдириүүгө негиз болушу үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналган аудитордук далилдерди алуу. Ак ниетсиз аракеттердин

¹⁶ АЭС 320 «Аудитти пландаштыруудагы жана жүргүзүүдөгү маанилүүлүк», 2-пункт

натыйжасынданагы олуттуу бурмaloолорду таппай калуу тобокелдиги катанын натыйжасынданагы олуттуу бурмaloону таппай калуу тобокелдигине караганда жогору, анткени ак ниетсиз аракеттер көмүкө бүтүмдү, жасалмaloону, атайлап таштап кетүүнү, маалыматты бурмалап көрсөтүүнү же ички контролдоо системасын кийгап өтүүчү аракеттерди камтышы мүмкүн;

- (ii) ишкананын ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикир билдириүү максатында эмес, аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында аудит үчүн мааниге ээ болгон ички контролдоо системасы түшүнүгүн алуу. Аудитор ошондой эле финансылык отчеттуулуктун аудити менен катар, ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикир билдириүү үчүн жоопкерчилик тарткан учурларда ал ички контролдоо тутумун аудитор карап чыгышы ишкананын ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикирди билдириүү максатын көздөбөстөн аткарылгандыгы жөнүндө фразаны алып салууга тийиш;
- (iii) колдонулуучу эсеп саясатынын ойдогудай мүнөзүн, ошондой эле жетекчилик эсептеп чыккан баалануучу маанилердин негиздүүлүгүн жана жетекчилик маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүсүн баалоо;
- (iv) бухгалтердик эсепте колдонулуучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү жөнүндө божомолду жетекчилик колдонуусунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө тыянак, ошондой эле алынган аудитордук далилдердин негизинде – өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга ишкананын жөндөмүндө кыйла шектенүүлөр келип чыгышына негиз болушу мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместикин бар же жоктугу жөнүндө тыянак. Эгерде аудитор олуттуу айкын эместикин бар экендиги жөнүндө тыянакка келсе, ал аудитордук корутундуда финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлүүчү тиешелүү маалыматка көнүл бурууга же, эгерде маалыматты мындаи ачып көрсөтүү жетишсиз болсо, пикирди модификациялоого тийиш. Аудитордун тыянактары аудитордук корутундуунун күнүнө чейин алынган аудитордук далилдерге негизделет. Бирок келечектеги окуялар жана шарттар ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмүн жоготушуна алып келиши мүмкүн;

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ

- (v) эгерде финанссылык отчеттуулук ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган болсо, финанссылык отчеттуулукту жалпы берүүнү, анын түзүмүн жана мазмунун, анын ичинде маалыматты ачып көрсөтүүнү, ошондой эле анын негизинде турган финанссылык отчеттуулук операцияларды жана окуяларды алар жөнүндө ишенимдүү берүү камсыз кылышыгыдай түрдө көрсөтө тургандыгын же жоктуугун баалоо;
- (c) эгерде АЭС 600¹⁷ колдонулса, төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен топтун аудити бөюнча тапшырма үчүн аудитордун жоопкерчилигинин кошумча сыйпаттамасын камтуу:
- (i) аудитор топтун финанссылык отчеттуулугу жөнүндө пикирди билдириүү үчүн ишкана же топтун ичиндеги бизнес ишмердүүлүгү жөнүндө финанссылык маалымат жагынан талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алуу үчүн жоопкерчилик тартат;
 - (ii) аудитор топтун аудити бөюнча тапшырмага жалпы жетекчилик кылуу, аудиттин жүрүшүнө жана аны аткарууга көзөмөлдү жүзөгө ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат; жана
 - (iii) аудитор аудитордук пикир үчүн толук жоопкерчилик тартат.
40. Аудитордук корутундунун «Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги» бөлүмү ошондой эле төмөнкүлөргө тийиш (А50-пунктту караңыз):
- (a) аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүргүзүп, аларга башкалардан тышкary, аудиттин пландалган көлемү жана мөөнөттөрү жөнүндө жана аудиттин жүрүшүндө табылган маанилүү маселелер жөнүндө, анын ичинде аудитор аудиттин процессинде тапкан ички контролдоо системасынын кыйла кемчиликтери жөнүндө маалыматты жеткирип жатканын көрсөтүүгө;
 - (b) баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканалардын финанссылык отчеттуулугунун аудитинин учурунда аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга ал көз карандысыздык жагынан тиешелүү этикалык талаптарды аткарғандыгы жана бардык өз ара мамилелер жана

¹⁷ АЭС 600 «Топтун финанссылык отчеттуулугунун аудитинин (анын ичинде компоненттердин аудиторлорунун ишинин) өзгөчөлүктөрү»

аудитордун көз карандысыздыгына таасир этүүчү деп негиздүү түрдө эсептөөгө боло турган башка маселелер жөнүндө жана, эгерде зарыл болсо, бардык тиешелүү этиятык чарапалары жөнүндө маалыматтарды аларга жеткиргендиги тууралуу билдirmени бере тургандыгын көрсөтүүгө; жана

- (c) баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканалардын жана аларга карата АЭС 701гэ ылайык аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымат кабарландырылуучу башка ишканалардын финанссылык отчеттуулугунун аудитинин учурунда корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жеткирилген маселелердин ичинен аудитор үстүдөгү мезгил үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн алда канча маанилүү болуп саналган жана, тиешелүү түрдө, аудиттин негизги маселелерин билдирилген маселелерди тандай тургандыгын көрсөтүүгө. Аудитор бул маселелерди аудитордук корутундуда ачып көрсөтөт, бул маселелер жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүү мыйзамда же ченемдик актыда тыюу салынган же аудитор кандайдыр бир маселе жөнүндө маалымат аудитордук корутундуда билдирилүүгө тийиш эместиги жөнүндө тыянакка келген учурлар кирбейт, анткени мындан маалыматты кабарлоонун кесептеттери аны кабарлоодон коомдук маанилүү пайдадан ашат деп жетиштүү негиз менен болжолдоого болот (A53-пункттуу караңыз).

Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилигин сыпаттоону чагылдыруу орду

41. 39–40-пункттарга ылайык талап кылынган финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилигин сыпаттоо төмөнкүлөргө киргизилүүгө тийиш (A54-пункттуу караңыз):
- (a) аудитордук корутундуунун текстине;
- (b) аудитордук корутундуунун тиркемесине, анын үстүнө бул учурда аудитордук корутунду бул тиркеменин карамагына шилтемени камтууга тийиш, же (A55–A57-пункттарды караңыз);
- (c) мыйзам, ченемдик акт же аудиттин улуттук стандарттары мууну жасоого аудиторго ачык формада уруксат берген учурлarda аудитордук корутундуларда тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын сайтында ушундай сыппаттамасына шилтемени жайгаштыруу аркылуу (A54, A56–A57-пункттарды караңыз).
42. Эгерде аудитор тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын сайтындагы аудитордун жоопкерчилигинин сыппаттамасына шилтеме жасаса, ал мындан сыппаттама ушул стандарттын 30–40-пункттарынын талаптарын

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ

чагылдыраарын жана аларга карама-каршы келбей тургандыгын белгилөөгө тийиш (A56-пунктту караңыз).

Башка отчетторду түзүү боюнча милдеттер

43. Эгерде аудиторго финансыйк отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуда башка отчетторду түзүү боюнча башка милдеттер жүктөлсө, аудитор башка отчетторду түзүү боюнча бул милдеттерди Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитордун милдеттерине кошумча түрдө баяндайт, башка отчетторду түзүү боюнча бул милдеттер «башка мыйзамдарга жана ченемдик талаптарга ылайык отчет» деп аталган же бөлүмдүн мазмунуна ылайык келген башка атالышы болгон аудитордук корутундуунун өзүнчө бөлүмүндө каралууга тийиш, буга корутундуларды берүү боюнча ушул милдеттер Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык башка отчетторду түзүү боюнча милдеттердин алкагында берилген темаларды чагылдырган учурлар кирбейт, бул учурда башка отчетторду түзүү боюнча милдеттер АЭСтин талаптарында каралган корутундуунун тиешелүү элементтери сыйктуу эле бөлүмдө берилиши мүмкүн (A58–A60-пункттарды караңыз).
44. Эгерде башка отчетторду түзүү боюнча милдеттер Аудиттин эл аралык стандарттарынын талаптарында каралган корутундуунун тиешелүү элементтери сыйктуу эле бөлүмдө берилген болсо, аудитордук корутундуда башка отчетторду түзүү боюнча ушундай милдеттердин жана Аудиттин эл аралык стандарттарынын талаптарына ылайык корутунду берүү боюнча милдеттердин ортосундагы айырманы түз чагылдыруу керек (A60-пунктту караңыз).
45. Эгерде аудитордук корутунду башка отчетторду түзүү боюнча милдеттер каралган өзүнчө бөлүмдү камтыса, анда ушул стандарттын 21-40-пункттарынын талаптары «Финансыйк отчеттуулуктун аудитинин натыйжалары боюнча корутунду» деп аталган бөлүмгө киргизилүүгө тийиш. «Башка мыйзамдарга жана ченемдик талаптарга ылайык отчет» деген бөлүм «Финансыйк отчеттуулуктун аудитинин натыйжалары боюнча корутунду» деген бөлүмдөн кийин кетүүгө тийиш (A60-пунктту караңыз).

Тапшырманын жетекчисинин аты-жөнү

46. Аудит боюнча тапшырманын жетекчисинин аты-жөнү баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканалардын финансыйк отчеттуулугу жөнүндө жалпы багыттагы финансыйк отчеттуулуктун толук комплектинин аудитин жүргүзүү учурунда аудитордук корутундуда көрсөтүлүүгө тийиш, буга маалыматты мындай ачып көрсөтүү жеке коопсуздукка коркунуч түзүшү мүмкүн деп негиздүү түрдө күтүүгө болгон сейрек учурлар кирбейт. Аудитор

аудитордук корутундуда тапшырманын жетекчисинин аты-жөнүн көрсөтүүгө ниеттенбegen сейрек учурларда ал бул ниетти корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен аларга жеке коопсуздукка кыйла коркунуч бар экендигинин ыктымалдуулугун баалоо маалыматтарын жана бул коркунучтун олуттуулугун аларга жеткирүү үчүн талкуулоого тийиш (A61–A63-пункттарды караңыз).

Аудитордун колтамгасы

47. Аудитордук корутундуга кол коюлууга тийиш (A64–A65-пункттарды караңыз).

Аудитордун дареги

48. Аудитордук корутундуда аудитор өз ишин жүзөгө ашырган юрисдикциядагы анын турган жери көрсөтүлүүгө тийиш.

Аудитордук корутундунун күнү

49. Аудитордук корутундуга финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордун пикири негизделген жетиштүү ойдогудай аудитордук далилдерди, анын ичинде төмөнкүдөй далилдерди алган күндөн алда канча мурдагы числонун күнү коюлага тийиш эмес (A66–A69-пункттарды караңыз):

- (a) тиешелүү экспертуулөрү бар финанссылык отчеттуулукту түзгөн бардык отчеттор даярдалган; жана
- (b) ыйгарым укуктары бар жактар бул финанссылык отчеттуулук үчүн жоопкерчилики тарта тургандыгын ырастаган.

Мыйзамда же ченемдик актыда каралган аудитордук корутунду

50. Эгерде мыйзамда же конкреттүү юрисдикциядагы ченемдик актыда аудитор аудитордук корутундуну баяндоонун айрым тартибин же белгилүү баяндалышты колдонууга тийиш болсо, анда мындан корутундунун, эгерде ал бери болгондо төмөнкүдөй элементтердин ар бирин камтыса гана, Аудиттин эл аралык стандарттарына шилтемеси болууга тийиш (A70–A71-пункттарды караңыз):

- (a) баш атальш;
- (b) муну тапшырманын шарттары талап кылгандай, даректелүүчү;
- (c) «Пикир» бөлүмү, анда финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикир көрсөтүлөт жана финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн колдонулган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясын колдонууга көрсөтмө, анын ичинде Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынан же Мамлекеттик сектордогу ишканалар үчүн финанссылык отчеттуулуктун эл аралык

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ

- стандарттарынан айырмаланган финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тиешелүү концепциясы кабыл алынган юрисдикцияны көрсөтүү камтылат (27-пункттук караңыз);
- (d) аудиттен өткөн ишкананын финанссылык отчеттуулугунун курамын көрсөтүү;
 - (e) аудитке карата колдонуулучу тиешелүү этикалык талаптарга ылайык ишканага карата аудитордун көз карандысыздыгы жана ал ушул талаптарга ылайык башка этикалык милдеттерди аткарғандыгы жөнүндө билдириүү. Бул билдириүү тиешелүү этикалык талаптар кабыл алынган юрисдикцияны көрсөтүүгө же БЭЭСК Кодексине шилтемени камтууга тийиш;
 - (f) АЭС 570тин (кайра каралган) 22-пунктунда баяндалган, эгерде колдонууга мүмкүн болсо, бул талаптарга карама-каршы келбegen аудитордук корутундуну түзүүгө талаптарда каралган;
 - (g) АЭС 570тин (кайра каралган) 23-пунктунда баяндалган, эгерде колдонууга мүмкүн болсо, бул талаптарга карама-каршы келбegen аудитордук корутундуну түзүүгө талаптарда каралган «Коюлган шарты бар пикирди (же терс пикирди) билдириүү үчүн негиз» деген бөлүм;
 - (h) АЭС 701дин талаптарына ылайык маалыматты же мыйзамда же ченемдик актыда буйрук кылышкан аудит жөнүндө кошумча маалыматты камтыган жана ушул стандартта каралган жана, эгерде колдонууга мүмкүн болсо, бул талаптарга карама-каршы келбegen корутундуларды түзүүгө талаптарды чагылдырган бөлүм¹⁸ (A72–A75-пункттарды караңыз);
 - (i) АЭС 720нын (кайра каралган) 24-пунктунда каралган корутундуларды түзүүгө талаптарды чагылдырган жана эгерде колдонууга мүмкүн болсо, бул талаптарга карама-каршы келбegen бөлүм;
 - (j) финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчиликтин жоопкерчилигинин сыйпаттамасы жана 33–36-пункттардын талаптарын чагылдырган жана аларга карама-каршы келбegen финанссылык отчеттуулукту түзүү процессине көзөмөлдү жүзөгө ашыруу үчүн жооптуу адамдарды аныктоо;
 - (k) Аудиттин эл аралык стандарттарына, мыйзамга жана ченемдик актыга жана 37–40-пункттардын талаптарын чыгалдырган жана аларга карама-каршы келбegen финанссылык отчеттуулуктун

¹⁸ АЭС 701, 11–16-пункттар

аудити үчүн аудитордун жоопкерчилигинин сыйттамасына шилтеме (A50–A53-пункттарды караңыз).

- (l) баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген жалпы багыттагы ишканалардын финанссылык отчеттуулугунун толук комплектинин аудитинин учурунда тапшырманын жетекчисинин аты-жөнү, буга маалыматты мындай ачып көрсөтүү жеке коопсуздукка коркунуч түзүшү мүмкүн деп негиздүү түрдө күтүүгө мүмкүн болгон учурлар кирбейт;
- (m) аудитордун колтамгасы;
- (n) аудитордун дареги;
- (o) аудитордук корутундуунун күнү.

Айрым юрисдикциядагы аудиттин стандарттарына жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудиттин наыйжалары боюнча аудитордук корутундуу

51. Аудитордун айрым юрисдикциядагы аудиттин стандарттарына («аудиттин улуттук стандарттарына») ылайык аудитти жүргүзүү талап кылышы мүмкүн, бирок аларга кошумча түрдө аудитти жүргүзүү учурунда ал Аудиттин эл аралык стандарттарын да сактай алат. Бул учурда аудитордук корутунду аудиттин улуттук стандарттарына кошумча түрдө Аудиттин эл аралык стандарттарын да көрсөтүүнү камтыши мүмкүн, бирок аудитор муну төмөнкүдөй учурларда гана жасоого укуктуу (A76–A77-пункттарды караңыз):
- (a) аудиттин улуттук стандарттарынын талаптарынын жана Аудиттин эл аралык стандарттарынын талаптарынын ортосунда карама-каршылыктар жок учурда, анын болушу аудитор (i) башка пикирди түзүшүнө же (ii) Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык айрым жагдайларда талап кылынган «Маанилүү жагдайлар» бөлүмүн же «Башка маалыматтар» бөлүмүн киргизбей коюшунда алыш келиши мүмкүн; жана
 - (b) эгерде аудитордук корутунду 50(a)-(o)-пункттарда каралган элементтердин бери болгондо ар бириң камтыса, аудитор аудиттин улуттук стандарттарында буйрук кылышын баяндоо же түүндеруу тартибин колдонгон учурларда. Мында 50(k)-пунктта мыйзамга же ченемдик актыга шилтемени аудиттин улуттук стандарттарына шилтеме катары кароо керек. Ошондуктан аудитордук корутундууда аудиттин ушул улуттук стандарттары көрсөтүлүүгө тийиш.
52. Эгерде аудитордук корутунду аудиттин улуттук стандарттарына, ошондой эле Аудиттин эл аралык стандарттарына шилтемени камтыса,



мындай аудитордук корутундуда аудиттин улуттук стандарттары келип чыккан юрисдикция көрсөтүлүгө тийиш.

Финансылык отчеттуулук менен берилүүчү кошумча маалымат А78–А84-пункттарды караңыз)

53. Эгерде аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук менен бирдикте финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясында талап кылынбаган кошумча маалымат берилсе, аудитор ошого карабастан кошумча маалымат аудитордун кесипкөй ой жүгүртүүсүнө ылайык бул кошумча маалыматты берүүнүн мүнөзүнөн жана формасынан улам финанссылык отчеттуулуктун ажырагыс бөлүгү болуп санала тургандыгын же жоктугун баалоого тийиш. Ал финанссылык отчеттуулуктун ажыралтыс бөлүгү болуп саналган учурларда, бул кошумча маалыматка аудитордук пикир жайылтылууга тийиш..
54. Эгерде финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык берүү талап кылынбаган кошумча маалымат финанссылык отчеттуулуктун ажыралтыс бөлүгү болуп саналбаса, аудитор бул кошумча маалымат аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулуктан жетиштүү даражада ачык ажыратылгыдай түрдө берилгенин же жоктугун баалоого тийиш. Эгерде мындай берүү жок болсо, аудитор аудиттен өтпөгөн кошумча маалыматты берүү ыкмасын өзгөртүү өтүнүчү менен жетекчиликке кайрылууга тийиш. Эгерде жетекчилик муну жасоодон баш тартса, аудитор аудиттен өткөрүлбөгөн кошумча маалыматты көрсөтүүгө жана көрсөтүлгөн кошумча маалыматтын аудити өткөрүлбөгөнүн аудитордук корутундуда түшүндүрүүгө тийиш.

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Ишкананын эсеп практикасынын сапаттык аспекттери (12-пунктту караңыз)

- A1. Жетекчилик финанссылык отчеттуулукта камтылган көрсөткүчтөр жана анда ачып көрсөтүлгөн маалымат жагынан ой жүгүртүлөрдү колдонот.
- A2. АЭС 260 (кайра каралган)¹⁹ ишкананын эсеп практикасынын сапаттык аспекттерин карайт. Ишкананын эсеп практикасынын сапаттык аспекттерин кароо процессинде аудитор жетекчиликтин ыктымалдуу бир жактуу ой жүгүртүүсү жөнүндө маалыматты алышы мүмкүн.

¹⁹ «Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү» АЭС 260 (кайра каралган) 2-тиркеме

Аудитор жетищсиз объективдүүлүктүн жыйынды таасири ондолбогон бурмaloолордун таасири менен айкашта бүтүндөй алганда финанссылык отчеттуулукту олуттуу бурмaloого алып келет деген тыянакка келиши мүмкүн. Аудитор бүтүндөй алганда финанссылык отчеттуулукту олуттуу бурмaloо орун алгандыгын же жоктугун баалоосуна таасир этиши мүмкүн болгон жетищсиз объективдүүлүктүн белгилери төмөнкүлөрдү камтыйт:

- аудиттин жүрүшүндө жетекчиликке жеткирилген бурмaloолорду тандап ондоп-түзөө (мисалы, финанссылык отчеттуулукта чагылдырылуучу пайданын көрсөткүчтөрүнүн төмөндөшүнө алып келүүчү бурмaloолорду эмес, алардын көбөйүшүнө алып келүүчү бурмaloолорду ондоп-түзөө);
 - баалануучу маанилерди эсептөөдө жетекчиликтин ыктымалдуу бир жактуулугу.
- A3. АЭС 540та²⁰ баалануучу маанилерди эсептөө учурунда жетекчиликтин ыктымалдуу бир жактуулугу каралат. Жетекчиликтин ыктымалдуу бир жактуулугунун белгилери айрым баалануучу маанилердин негиздүүлүгү жөнүндө тыянактарды түзүү максаттары үчүн бурмaloолорду билдирабейт. Ошого карабастан, алар бүтүндөй алганда финанссылык отчеттуулукту олуттуу бурмaloо жоктугу жагынан аудитордун баасына таасир этиши мүмкүн.

Финанссылык отчеттуулукта ойдогудай түрдө ачып көрсөтүлгөн эсеп саясаты (13(а)-пункту караңыз)

- A4. Финанссылык отчеттуулукта тандалган же колдонулган эсеп саясатынын негизги жоболору ачып көрсөтүлгөндүгүн же жоктугун баалоодо аудитор төмөнкүдөй маселелерди карайт:

- финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык киргизилүүгө тийиш болгон эсеп саясатынын негизги жоболоруна тиешелүү ачып көрсөтүлүүчү бүткүл маалымат ачып көрсөтүлгөндүгүн же жоктугун;
- ачып көрсөтүлгөн эсеп саясатынын негизги жоболору жөнүндө маалымат маанилүү болуп саналабы жана, ошентип, ишкананын жана анын айлана-чайрөсүнүн ишинин айрым жагдайларында операцияларга, эсептер боюнча калдыктарга жана финанссылык отчеттуулуктагы маалыматты ачып көрсөтүүгө карата колдонулуучу финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык таануу, баалоо жана берүү критерийлерине таасир этеби; жана

²⁰ АЭС 540 «Адилет наркты баалоону жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү кошо алганда баалануучу маанилердин аудити», 21-пункт.

- эсеп саясатынын негизги жоболору берилишинин түшүнүктүү болушу.

Финансылык отчеттуулукта берилген маалымат жөндүү, ишенимдүү, салыштырылат жана түшүнүктүү and Understandable (13(d)-пунктту караңыз)

A5. Финансылык отчеттуулуктун түшүнүктүү болушун баалоо төмөнкүдөй маселелерди кароону камтыйт:

- финанссылык отчеттуулукта маалымат түшүнүктүү жана кыска берилгенбى;
- ачып көрсөтүлүп жаткан маанилүү маалымат өзүнчө келтирилеби (башкача айтканда пайдалануучулар үчүн ишкана жөнүндө спецификалык маалыматтын сезилерлик баалуулугу баса белгиленеби), атап айтканда, ачып көрсөтүлүп жаткан маалымат анын турган ордун кайчы шилтемелер менен белгилөө аркылуу жайгаштырылган учурда, анын үстүнө бул керектүү маалыматты идентификациялоодо пайдалануучулар үчүн кыйла оорчуулктарга алып келбейбى.

**Финансылык отчеттуулукта берилген маалыматка олуттуу
операциялардын жана окуялардын таасирин ачып көрсөтүү (13(e)-пунктту караңыз)**

A6. Эреже катары, жалпы багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулук ишкананын финанссылык абалын, ишинин финанссылык натыйжалуулугун жана акча каражаттарынын кыймылын чагылдырат. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулучу концепциясынын көз карашынан алганда финанссылык отчеттуулук кызықдар пайдалануучулар ишкананын финанссылык абалына, анын финанссылык натыйжалуулугуна жана акча каражаттарынын кыймылына олуттуу операциялардын жана окуялардын таасирин түшүнүшү үчүн зарыл болгон маалыматты кантип адекваттуу ачып көрсөтүүнү камсыз кыла тургандыгын баалоо төмөнкүчө аныкталат:

- ага чейин финанссылык отчеттуулуктагы маалымат актуалдуу болуп саналган жана ишкананын ишинин өзгөчөлүктөрүн чагылдырган чек менен; жана
- ачып көрсөтүлүп жаткан бүткүл маалымат болжолдонгон пайдалануучулар төмөнкүлөрдү түшүнүүсүнө көмөктөшүү үчүн адекваттуу болуп санала тургандыгы же жоктугу менен:
 - финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулучу концепциясында белгиленген таануу критерийлерине (же тааныбай коюу критерийлерине) шайкеш келбegen операциялардан же окуялардан келип чыккан ишкананын

- ыктымалдуу активдеринин жана милдеттенмелеринин мүнөзүн жана көлөмүн;
- операциялардан жана окуялардан келип чыккан олуттуу бурмалоо тобокелдиктеринин мүнөзүн жана көлөмүн;
 - колдонулган методдорду, ошондой эле божомалдорду жана ой жүгүртүүлөрдү, анын ичинде алардагы көрсөтүлүп жаткан суммаларга же башка ачып көрсөтүлүп жаткан маалыматка өзгөртүүлөрдү, анын ичинде сөзгичтиктин тиешелүү талдоосун.

Финансылык отчеттуулукта ишенимдүү берүү жетишүүлгенин же жоктугун баалоо (14-пунктту караңыз)

- A7. Финансылык отчеттуулукту даярдоонун айрым концепциялары ишенимдүү берүү концепциясын тикелей же кыйыр тааныйт.²¹ Үшүл стандарттын 7(b)-пунктунда көрсөтүлгөндөй финанссылык отчеттуулукту ишенимдүү берүү концепциясы²² концепциянын жоболорун сактоону гана талап кылбастан ошондой эле жетекчиликтен бул концепцияда каралгандан зор көлөмдө маалыматты ачып көрсөтүү талап кылышы мүмкүн экендигин айкын формада тааныйт же түшүнөт.²³
- A8. Аудитор маалыматты берүү, ошондой эле ачып көрсөтүү жагынан финанссылык отчеттуулукту ишенимдүү берүүнү камсыз кыла тургандыгын же жоктугун баалоосу кесипкөй ой жүгүртүүнүн предмети болуп саналат. Бул баалоо ишкананын ишинин фактылары жана жагдайлары сыйктуу маселелерди, анын ичинде аудитор ишкананы түшүнүшүнө жана аудиттин аралыгында алынган аудитордук дилилдерге негизделген өзгөртүүлөрдү эске алат. Баалоо ошондой эле өзүнө, мисалы, ачып көрсөтүлүп жаткан маалымат финанссылык отчеттуулуктун өзгөргөн таланттарынын таасири же экономикалык чөйрөдөгү өзгөрүүлөр сыйктуу олуттуу болушу мүмкүн болгон маселелер жагынан ишенимдүү берүүгө жетишүүгө багытталгандыгын камтыйт (алсак, эгерде жалпы учурда бурмалоолор олуттуу деп эсептелсе, мууну негиздүү болжолдоо мүмкүн болгондой, бүтүндөй

²¹ Мисалы, Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарында (ФОЭС) ишенимдүү берүү активдерди, милдеттенмелерди, киршени жана чыгараларды таануу аныктамаларына жана критерийлерине ылайык операциялардын, башка окуялардын жана шарттардын таасирин ишенимдүү берүүнү талап кылат.

²² АЭС 200, 13(a)-пунктту караңыз

²³ Мисалы, ФОЭС ишканадан ишкананын финанссылык абалына жана ишинин натыйжалуулугуна айрым операциялардын, башка окуялардын жана шарттардын таасирин түшүнүү үчүн пайдалануучуларга зары болгон айрым стандарттардын таланттары менен катар маалыматты кошумча ачып көрсөтүү камсыз кылууну талап кылышы мүмкүн («Финансылык отчеттуулукту берүү» (ФОЭС (IAS) 1, 17(c)-пункт).

алганда финанссылык отчеттуулукка негизделген пайдалануучулардын экономикалык чечимдерине таасир этиши мүмкүн болсо).

- A9. Финанссылык отчеттуулукта ишенимдүү берүү жетишиле тургандыгын же жоктугун баалоо, мисалы, жетекчилик жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен талкуулоону, өзүнчө жобо кандай себептен улам тандалгандыгына, ошондой эле кандай альтернативдүү ыкмалар болушу мүмкүн экендигине алардын көз караштарын камтышы мүмкүн. Мисалы, төмөнкүлөр талкууланышы мүмкүн:
- финанссылык отчеттуулуктагы суммалар топтолгон же ажыратылган даажа жана маалыматты берүү же ачып көрсөтүлүп жаткан маалымат пайдалуу маалыматты жаап калуучу же бурмаланган түшүнүккө алыш келүүчү болуп санала тургандыгы же жоктугу;
 - тармак үчүн кабыл алынган практиканы колдонуунун ырааттуулугу же андан ар кандай четтөөлөр ишкананын ишинин жагдайларына шайкеш жана, ошентип, өзүн актайт деп таанышы мүмкүн экендиги.

Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулуучу концепциясынын сыппаттамасы (15-пунктту караңыз)

- A10. АЭС 200де түшүндүрүлгөндөй, жетекчилик жана, эгерде орундуу болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу жактар финанссылык отчеттуулукту даярдоосу финанссылык отчеттуулукка финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулуучу концепциясынын ойдогудай сыппаттамасын киргизүүнү талап кылат.²⁴ Мындай сыппаттама финанссылык отчеттуулукту пайдалануучуларга анын негизинде турган концепция жөнүндө маалымдайт.
- A11. Финанссылык отчеттуулук финанссылык отчеттуулукту даярдоонун белгилүү колдонуулуучу концепциясына ылайык даярдалгынын көрсөтүү финанссылык отчеттуулук финанссылык отчеттуулукту камтыган мезгилде колдонулган финанссылык отчеттуулукту даярдоонун ушул концепциясынын бардык талаптарына ылайык келген учурда гана орундуу.
- A12. Так эмес шарттуу же чектелген баяндалыштарды (мисалы, «финанссылык отчеттуулук Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына кыйла даражада шайкеш келет») камтыган финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулуучу концепциясынын сыппаттамасы бул концепциянын ойдогудай

²⁴ АЭС 200, А4–А5-пункттар

сыпаттамасы болуп саналбайт, анткени ал финансыйлык отчеттуулукту пайдалануучуларды адашууга алып барышы мүмкүн.

Финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун бир нече концепцияларына шилтеме

- A13. Айрым учурларда отчеттуулук финансыйлык отчеттуулуктун эки концепциясына (мисалы улуттук концепцияга жана ФОЭСке) ылайык даярдалды деп көрсөтүлүшү мүмкүн. Бул, эгерде жетекчилик финансыйлык отчеттуулукту финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун эки концепциясына ылайык даярдооччимин кабыл алууга милдеттүү болсо же кабыл алган болсо, мүмкүн, бул учурда эки концепция тен финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучуу концепциялары болуп саналат. Мындай сыпаттама финансыйлык отчеттуулук финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун эки концепциясынын ар бирине шайкеш келген учурда алгылыктуюу. Финансыйлык отчеттуулук эки концепцияга ылайык даярдалган катары бааланышы учун ал бир эле учурда отчетторду салыштырууну жүргүзүү зарылчылыгы болбостон эки концепцияга шайкеш келүүгө тийиш. Практикада бир эле учурда шайкеш келүү тиешелүү юрисдикциянын алкағында экинчи концепция (мисалы, ФОЭС) улуттук концепция катары бекитилген болсо же бул концепцияга шайкеш келүүгө тоскоолдук кылган бардык бөгөттер жоюлса гана ыктымалдуу.
- A14. Финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун бир концепциясына ылайык даярдалган жана эскеертүүнү же бул отчеттуулукту башка концепцияга ылайык даярдалган отчеттуулукта берилген натыйжалар менен салыштыруу чагылдырылган кошумча отчетту камтыган финансыйлык отчеттуулук финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун ушул башка концепциясына ылайык даярдалган отчеттуулук болуп саналбайт. Бул ушундай финансыйлык отчеттуулук бүткүл маалыматты көрсөтүлгөн башка концепцияга ылайык талап кылынган формада камтыбагандыгынан улам келип чыккан.
- A15. Бирок финансыйлык отчеттуулук финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу бир концепциясына ылайык даярдалышы мүмкүн жана финансыйлык отчеттуулукка эскеертүүлөрдө кошумча түрдө бул финансыйлык отчеттуулук башка концепцияга кандай даражада ылайык келе тургандыгы сүрөттөлүшү мүмкүн (мисалы, улуттук концепцияга ылайык даярдалган финансыйлык отчеттуулук, ал ошондой эле ФОЭСке ылайык келген даражаны сүрөттейт). Мындай сыпаттоо, 54-пункттага көрсөтүлгөндөй, кошумча финансыйлык маалыматты билдириет жана, эгерде аудиттен өткөн финансыйлык отчеттуулуктан анын айырмасын толук айкын белгилөө мүмкүн болбосо, ага аудитордук пикир жайылтылат.

Аудитордук пикирдин формасы

- A16. Айрым учурларда кала берсе ишенимдүү берүү концепциясынын талаптарына ылайык даярдалган финансыйк отчеттуулук ишенимдүү берүүнү камсыз кылбайт. Бул учурда жетекчилик ушул концепциянын талаптарына ылайык ачып көрсөтүү милдеттүү болуп саналгандан башка маалыматты кошумча ачып көрсөтүүнү отчеттуулукка киргизүүгө же, өтө сейрек учурларда, финансыйк отчеттуулуктун ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу максатында концепциянын кандайдыр бир талабынан четтөөгө укуктуу (18-пункттуу караңыз).
- A17. Эгерде АЭС 210го ылайык аудитор бул концепция алгылыктуу болуп санаат деп белгилесе, анда өтө сейрек учурларда гана шайкештик концепциясына ылайык даярдалган финансыйк отчеттуулукту аудитор адаштырууга алып баруучу катары карайт²⁵ (19-пункттуу караңыз)

Аудитордук корутунду (20-пункттуу караңыз)

- A18. Жазуу жүзүндөгү корутунду – бул кагаз жана электрондук алып жүрүүчүлөрдөгү корутунду.
- A19. Ушул стандарттын тиркемесинде 21-49-пункттарда сыйпатталган элементтерди камтыган финансыйк отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундулардын мисалдары камтылган. «Пикир» жана «Пикир билдириүү үчүн негиз» бөлүмдөрүн кошпогондо, ушул стандарт аудитордук корутундуунун элементтерин жайгаштыруу тартибине карата талаптарды белгилейт. Бирок ушул стандарт конкреттүү баш сөздөрдү пайдаланууну талап кылат, алар Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудитке тиешелүү аудитордук корутундуларды алда канча таанылгыдай, өзгөчө аудитордук корутундуунун элементтери ушул стандарттын Тиркемесинде келтирилген аудитордук корутундулардын мисалдарындагы тартиптен айырмаланган тартипте берилген кырдаалдарда таанылгыдай жасоого арналган.

Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудиттин натыйжалары боюнча аудитордук корутунду

Атальышы (21-пункттуу караңыз)

- A20. Бул корутунду көз карандысыз аудитордун корутундусу, мисалы, «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусу» болуп санала тургандыгын көрсөткөн атальш көз карандысыз аудитордун корутундусун башка жактар чыгарган корутундулардан айырмалайт.

²⁵ АЭС 210 «Аудитордук тапшырмалардын шарттарын макулдашуу», б(а)-пункт.

Даректелүүчү (22-пунктту караңыз)

A21. Мыйзам, ченемдик акт же тапшырманын шарттары бул юрисдикциядагы аудитордук корутунду кимге даректелүүгө тийиш экендигин көрсөтө алат. Аудитордук корутунду демейде бул корутунду ким үчүн даярдалган болсо, аларга, барынан көп учурда финанссылык отчеттуулугунун аудити жүргүзүлүп жаткан ишкананын акционерлерине же болбосо корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу жактарына даректелет..

Аудитордун пикири (24–26-пункттарды караңыз)

Аудити жүргүзүлгөн финанссылык отчеттуулукка шилтеме

A22. Аудитордук корутунду, мисалы, аудитор ишкананын финанссылык отчеттуулугунун аудитин жүргүзгөнүн көрсөтөт, ал [ар бир финанссылык отчетто камтылган күндү же мезгилиди көрсөтүү менен финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык финанссылык отчеттуулуктун толук комплектинин курамына кирген ар бир отчеттүн аталашы көрсөтүлөт], ошондой эле финанссылык отчеттуулукка эскертуулөрдөн, анын ичинде эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баянынан турат.

A23. Эгерде аудиторго аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук башка маалыматты, мисалы, жылдык отчеттуу камтылан документке киргизиле тургандыгы белгилүү болсо, аудитор берүүнүн формасы аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулук берилген беттердин номерлерин көрсөтүүгө мүмкүндүк бере тургандыгы же жоктугу жөнүндө маселени карай алат. Бул пайдалануучуларга аудитордук корутунду таандык болгон финанссылык отчеттуулукту идентификациоого мүмкүндүк берет.

«Бардык олуттуу мамилелерде туура чагылдырат» же «туура жана ишенимдүү түшүнүк берет»

A24. «Бардык олуттуу мамилелерде туура чагылдырат» же «туура жана ишенимдүү түшүнүк берет» баяндалыштары бирдей катары бааланат. «Бардык олуттуу мамилелерде туура чагылдырат» баяндалышын же «туура жана ишенимдүү түшүнүк берет» баяндалышын пайдалануу ар бир конкреттүү юрисдикцияга тиешелүү юрисдикцияда финанссылык отчеттуулуктун аудитин жөнгө салуучу мыйзам же ченемдик акт же бул юрисдикциядагы жалпы кабыл алынган практика менен аныкталат. Эгерде мыйзам же ченемдик акт башка баяндалышты пайдаланууну талап кылса, бул аудитор ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулукту ишенимдүү берүүнү баалоого тийиш экендиги жөнүндө ушул стандарттын 14-пунктуунун талабына таасир этет.

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ

A25. Аудитор модификацияланбаган пикирди билдиргенде, бул пикирге карата «эгерде жогоруда айтылган түшүндүрмөнү эске алсак» же «төмөнкүдөй шартта» деген сыйктуу баяндалыштарды пайдаланууга болбойт, анткени алар коюлган шарты бар пикирди же болбосо жетишсиз негиздүүлүктү же пикирди модификациялоону билдириши мүмкүн.

Финансылык отчеттуулуктун жана анда берилген маалыматтардын сыйгаттамасы

A26. Аудитордун пикири финансылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптарында аныкталган финанссылык отчеттуулуктун толук комплектине жайылтылат. Мисалы, жалпы бағыттагы көптөгөн концепцияларга ылайык финанссылык отчеттуулукта төмөнкүлөр камтылышы мүмкүн: финанссылык абал жөнүндө отчет, жыйынды киреше жөнүндө отчет, капиталдагы өзгөртүүлөр жөнүндө отчет, акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет жана демейде эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баянын жана башка түшүндүрмө маалыматты камтыган тиешелүү эскертүүлөр. Айрым юрисдикцияларда кошумча маалымат ошондой эле финанссылык отчеттуулуктун ажыралгыс бөлүгү деп эсептелиши мүмкүн.

A27. Эгерде финанссылык отчеттуулук ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган болсо, аудитордун пикири финанссылык отчеттуулук финанссылык отчеттуулукта берилүүгө тийиш болгон маалыматтарды (же маалыматтар жөнүндө) бардык олуттуу мамилелерде туура чагылдыра (же туура жана ишенимдүү түшүнүктү бере) тургандыгы жөнүндө анын билдириүсүн камтууга тийиш. Мисалы, эгерде финанссылык отчеттуулук ФОЭСке ылайык даярдалган болсо, бул маалыматтар болуп *мезгил аягына карата ишкананын финанссылык абалы, ошондой эле көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган мезгил учун ишкананын финанссылык натыйжалуулугу жана акча каражаттарынын кыймылы* саналат. Тиешелүү түрдө, ушул стандарттын 25-пунктундагы жана башка бөлүмдерүндөгү [...] деген сөздөр, эгерде финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы болуп ФОЭС саналса, мурдагы сүйлемдөгү курсив менен бөлүп көрсөтүлгөн сөздөргө же, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун башка колдонулуучу концепциясынын учурунда, финанссылык отчеттуулукта берилүүгө тийиш болгон маалыматтарды сүрөттөгөн сөздөргө алмаштырылууга тийиш.

Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясын жана ал аудитордун пикирине кандай таасир эте ала тургандыгын сүрөттөө

A28. Аудитордун пикирин билдириүү учурунда финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясын көрсөтүү аудитордук

корутундуу пайдалануучуларга аудитордун пикири билдирилген контекст жөнүндө маалымдоого арналган; ал 14-пунктта талап кылышкан баалоону чектөөгө арналган эмес. Финансылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы төмөнкүдөй баяндалыштардын жардамы менен аныкталат:

Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык» же «Х... юрисдикциясында жалпы кабыл алынган бухгалтердик эсептин принциптерине ылайык...».

- A29. Эгерде финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы финанссылык отчеттуулуктун стандарттарын жана мыйзамдардын же ченемдик актылардын талаптарын камтыса, концепция «... Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына жана X юрисдикциясындагы корпорациялар жөнүндө Мыйзамдын талаптарына ылайык» деген сыйктуу баяндалыштардын жардамы менен аныкталат. АЭС 210до финанссылык отчеттуулуктун стандарттарынын жана мыйзамдык же ченемдик талаптардын ортосундагы карама-каршылыктар болгон жагдайлар карапат.²⁶
- A30. A13-пунктта көрсөтүлгөндөй, финанссылык отчеттуулук финанссылык отчеттуулукту даярдоонун эки концепцияяна ылайык даярдалышы мүмкүн, бул эки концепция төн финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциялары болуп саналат дегенди билдириет. Тиешелүү түрдө, аудитордун пикирин түзүүдө ар бир концепция өзүнчө карапат, ал эми аудитордун пикири 25–27-пункттарга ылайык, төмөнде көрсөтүлгөндөй, эки концепцияга төн таандык:
- (a) эгерде финанссылык отчеттуулук өз-өзүнчө алганда даярдоонун ар бир концепциясынын талаптарына ылайык келсе, төмөнкүдөй эки пикир билдирилсет: финанссылык отчеттуулук финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепцияларынын бирине ылайык (мисалы, улуттук концепцияга ылайык) даярдалгандыгы жөнүндө пикир жана финанссылык отчеттуулук финанссылык отчеттуулукту даярдоонун башка колдонулуучу концепциясына ылайык (мисалы, ФОЭСке ылайык) даярдалгандыгы жөнүндө пикир. Бул пикирлер өз-өзүнчө же бир сунушта берилиши мүмкүн (мисалы, төмөнкүдөй түрдө: финанссылык отчеттуулук X Юрисдикциясында жалпы кабыл алынган бухгалтердик эсептин принциптерине жана Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык бардык учурдагы мамилелерде [...] туура чагылдырат);
 - (b) эгерде финанссылык отчеттуулук концепциялардын бирине ылайык келсе, бирок башка концепцияга ылайык келбесе,

²⁶ АЭС 210, 18-пункт

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ

финансылык отчеттуулук концепциялардын бирине ылайык (мисалы, улуттук концепцияга ылайык) даярдалгандыгы жөнүндө модификацияланбаган пикир билдирилиши мүмкүн, мында башка концепция (мисалы, ФОЭС) жагынан АЭС 705ке (кайра каралган) ылайык модификацияланган пикир билдирилиши мүмкүн.

- A31. A15-пунктта көрсөтүлгөндөй, финанссылык отчеттуулукта анын финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына шайкештиги жөнүндө билдируү камтылыши мүмкүн жана, андан тышкary, анын финанссылык отчеттуулукту даярдоонун башка концепциясына шайкештигинин даражасы ачып көрсөтүлүшү мүмкүн. Эгерде кошумча маалыматты жана аудиттен өткөн финанссылык отчеттуулукту бүткүл айкындуулук менен чектөөгө мүмкүн болбосо, аудитордун пикири ушул кошумча маалыматка жайылтылат (53–54-пункттарды жана пайдалануу боюнча тиешелүү колдонмону, A78–A84-пункттарды караңыз). Тиешелүү түрдө:
- (a) эгерде башка концепцияга шайкештик жагынан маалыматты ачып көрсөтүү адаштырууга алып барса, анда АЭС 705ке (кайра каралган) ылайык модификацияланган пикир билдирилет;
 - (b) эгерде маалыматты ушундай ачып көрсөтүү адаштырууга алып барбаса, бирок аудитор ал ушунчалык зор мааниге ээ болгондуктан финанссылык отчеттуулукту пайдалануучулар аны түшүнүшүү үчүн негиздүү болуп саналат деп эсептесе, анда АЭС 706га (кайра каралган) ылайык маалыматты ушул ачып көрсөтүүгө пайдалануучунун көнүлүн бурган «Маанилүү жагдайлар» бөлүмү кошумчаланат.

Пикир билдириүү үчүн негиз (28-пунктту караңыз)

- A32. «Пикир билдириүү үчүн негиз» бөлүмү аудитордун пикиринин контексти жөнүндө маанилүү маалыматтарды камтыйт. Буга байланыштуу ушул стандарт «Пикир билдириүү үчүн негиз» бөлүмү аудитордук корутундууда түздөн-түз «Пикир» бөлүмүнөн кийин жайгашуусун талап кылат.
- A33. Колдонулуп жаткан стандарттарды көрсөтүү аудитордук корутундууну пайдалануучуларга аудит белгиленген стандарттарга ылайык жүргүзүлгөнүн көрсөтүүгө тийиш.

Тиешелүү этикалык талаптар (28 (c)-пунктту караңыз)

- A34. Тиешелүү этикалык талаптар келип чыккан юрисдикцияны көрсөтүү конкреттүү аудитордук тапшырмага тиешелүү болгон талаптардын ачыктыгын жогорулатат. АЭС 200дө тиешелүү этикалык талаптар демейде БЭЭСК Кодексинин А жана Б бөлүктөрүнүн жоболорун, ошондой эле алда канча катуу улуттук талаптарды камтый турғандыгын

түшүндүрөт.²⁷ Тиешелүү этикалык талаптар БЭЭСК Кодексинин талаптарын камтыган учурда, билдириүү ошондой эле БЭЭСК Кодексине шилтемени камтыши мүмкүн. Эгерде конкреттүү аудитке карата колдонууучу бардык этикалык талаптар БЭЭСК Кодексинин талаптарын билдирисе, билдириүү келип чыккан юрисдикцияны көрсөтүү милдеттүү болуп саналат.

- A35. Айрым юрисдикцияларда тиешелүү этикалык талаптар этика кодекстери, мыйзамдын же ченемдик актынын алкагындагы кошумча эрежелер жана талаптар сыйктуу бир нече ар түрдүү булактарда камтылышы мүмкүн. Эгерде көз карандысыздык талаптары жана башка этикалык талаптар чектелүү сандагы булактарда камтылса, аудитор тиешелүү булактын же булактардын аталышын (мисалы, бул юрисдикцияда колдонууучу кодекстин, эреженин же ченемдик актынын аталышын) көрсөтүү чечимин кабыл алыши мүмкүн же бардыгына бирдей түшүнүктүү болгон жана бул булактарды ойдогудай түрдө жалпылаган терминге (мисалы, X юрисдикциясындагы жеке ишканалардын аудити үчүн көз карандысыздык талаптары) шилтеме бериши мүмкүн.
- A36. Мыйзам же ченемдик акт, аудиттин улуттук стандарттары же аудитордук тапшырманын шарттары аудитордон аудитордук корутундуда тиешелүү этикалык талаптардын, анын ичинде финансыйлык отчеттүүлүктүн аудитине карата колдонууучу көз карандысыздыкка тиешелүү талаптардын булактары жөнүндө алда канча конкреттүү маалыматты берүүнү талап кылышы мүмкүн.
- A37. In determining the appropriate amount of information to include in the Аудитордук корутунду when there are multiple sources of relevant ethical requirements relating to the audit of the financial statements, an important consideration is balancing transparency against the risk of obscuring other useful information in the Аудитордук корутунду.

Considerations specific to group audits

- A38. In group audits when there are multiple sources of relevant ethical requirements, including those pertaining to independence, the reference in the Аудитордук корутунду to the jurisdiction ordinarily relates to the relevant ethical requirements that are applicable to the group engagement team. This is because, in a group audit, component auditors are also subject to ethical requirements that are relevant to the group audit.²⁸
- A39. Ушул стандарт аудиторлор, анын ичинде компоненттердин аудиторлору үчүн көз карандысыздыктын конкреттүү талаптарын же этикалык

²⁷ АЭС 200, А16-пункт

²⁸ АЭС 600, А37-пункт

талаптарды белгилебайт жана ошондуктан БЭЭСК Кодексинин талаптарын же топтун аудиторунун командасына жайылтылуучу башка этикалык талаптарды кандайдыр бир башкача турде көзтепейт жана жокко чыгарбайт. Ушул стандарт ошондой эле компоненттин аудиторуна бардык учурларда топтун аудиторунун командасына жайылтылуучу көз карандысыздыктын ошол эле конкреттүү талаптары жайылтылышин талап кылбайт. Натыйжада тиешелүү этикалык талаптар, анын ичинде топтун аудитине карата колдонулуучу көз карандысыздыкка тиешелүү талаптар татаал болуп чыгышы мүмкүн. АЭС 600²⁹ топтун аудитинин учурунда компоненттин финансыйлык маалыматы жагынан ишти аткарып жаткан аудиторлор үчүн көрсөтмөлөрдү, анын ичинде компоненттин аудитору топтун аудитине карата колдонулуучу көз карандысыздык талаптарына жооп бербеген кырдаалдарды камтыйт.

Аудиттин негизги маселелери (31-пунктту караңыз)

- A40. Мыйзам же ченемдик акт баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканалар болуп саналбаган ишканалардын, мисалы бул Мыйзамда же ченемдик актыда коомдук маанилүү ишканан катары мүнөздөлгөн ишканалардын аудитинин учурунда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо тууралуу талапты камтыши мүмкүн.
- A41. Аудитор ошондой эле башка ишканалар, анын ичинде, мисалы, кызықдар жактардын көп санда же ар түрдүү болушуна байланыштуу же бизнестин мүнөзүн жана өлчөмдөрүн эске алуу менен коомдук маанилүү болушу мүмкүн болгон ишканан жагынан аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо тууралуу чечим кабыл алыши мүмкүн. Мындай ишканалардын мисалдары финансыйлык мекемелер (банктар, камсыздандыруу уюмдары жана пенсиялык фонддор сыйяктуу), ошондой эле башка ишканалар, атап айтканда, кайрымдуулук уюмдары болушу мүмкүн.
- A42. талдоо тобокелдиктерине баа берүү жол-жобосу катары талдоо жол-жоболорун жүргүзүүгө арналган. АЭС 330 бааланган тобокелдиктерге катара аткарылган аудитордук жол-жоболордун мүнөзүнө, убактысына жана көлөмүнө катара талаптар жана көрсөтмөлөр камтылган, мындай аудитордук жол-жоболордун катарына маңызы боюнча талдоо жол-жоболору кириши мүмкүн.³⁰ АЭС 210³¹ ошондой эле тапшырманын шарттары жөнүндө макулдашуу-кат же башка ылайыктуу формадагы жазуу жүзүндөгү макулдашуу аудитор чыгарууга тийиш болгон бардык отчеттордун жана корутундулардын күтүлгөн формасына же мазмунуна

²⁹ АЭС 600, 19–20-пункттар

³⁰ АЭС 210, 9 жана A22-пункттар

³¹ АЭС 210, 10-пункт

шилтемени камтышын талап кылат. Аудитордон аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо талап кылынбаган учурларда, эгерде аудитордук тапшырманын шарттарында аудитор аудитордук корутундуудагы аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо мүмкүн эместигин көрсөтсө, ал эми айрым юрисдикцияларда аудиторго мууну жасоо мүмкүнчүлүгүн сактоо үчүн аудитордук тапшырманын шарттарында ушундай көрсөтмөнү берүү зарыл болушу мүмкүн болсо, АЭС 210³² эмне максатка ылайык болоорун түшүндүрөт.

Мамлекеттик сектордогу ишканалардын өзгөчөлүктөрү

A43. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканалар сейрек учурларда мамлекеттик сектордогу ишканага кирет. Бирок мамлекеттик сектордогу ишканалар алардын өлчөмдерүнө, татаалдыгына же коомдук маанилүүлүгүнө байланыштуу маанилүү болушу мүмкүн. Мындай учурларда мыйзамдын же ченемдик актынын талаптарына ылайык мамлекеттик сектордогу ишкананын аудитору аудитордук корутундуга аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалыматты билдириүүгө милдеттүү болушу мүмкүн же ал башка сектор боюнча мууну жасоо чечимин кабыл алышы мүмкүн.

Финансылык отчеттуулук үчүн жоопкерчилик (33–34-пункттарды караңыз)

A44. АЭС 200дө жетекчиликтүн жана, эгерде орундуу болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу жактардын жоопкерчилигине тиешелүү негизги божомол түшүндүрүлөт, ага таянуу менен Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудит жүргүзүлөт.³³ Жетекчилик жана, эгерде бул орундуу болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу жактар финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык, финанссылык отчеттуулукту даярдоо, анын ичинде тиешелүү учурларда аны ишенимдүү берүү үчүн жоопкерчилики кабыл алат. Жетекчилик ошондой эле ак ниетсиз аракеттердин же каталардын айынан олуттуу бурмaloолорду камтыбаган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн ал зарыл деп эсептеген ички контролдоо тутуму үчүн жоопкерчилики өзүнө алат. Аудитордук корутундууда жетекчиликтүн жоопкерчилигинин сыппаттамасы жоопкерчиликтин эки түрүнө шилтемени камтыйт, анткени бул ага таянуу менен аудит жүргүзүлүп жаткан негизги божомолду пайдалануучуларга түшүндүрүүгө жардам берет. АЭС 260 (кайра каралган) уюштурууга көзөмөлдүү жүзөгө ашыруу милдеттерине кирген жакты (жактарды) же уюмду (уюмдарды) сүрөттөө үчүн «корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар» терминин колдонот жана ар түрдүү юрисдикциялардагы жана

³² АЭС 210, 25-пункт

³³ АЭС 200, 13(j)-пункт

ишканалардагы корпоративдик башкаруунун түзүмүнүн ар түрдүү
варианттары жөнүндө маалыматты келтиреет.

- A45. Аудитор 34-35-пункттарда көрсөтүлгөн жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактардын жоопкерчилигинин сыйттамасына конкреттүү юрисдикциянын же ишкананын спецификасынын контекстинде финанссылык отчеттуулукту даярдоого тиешелүү кошумча милдеттерди чагылдырган маалыматты кошумчалоого тийиш болгон жагдайлар келип чыгышы мүмкүн..
- A46. АЭС 210 тапшырманын шарттары жөнүндө макулдашуу-катта же башка ылайыктуу формадагы жазуу жүзүндөгү макулдашууда жетекчиликтин жоопкерчилигин мақулдашуусун талап кылат.³⁴ АЭС 210 бул маселелерде айрым ийкемдикти карап, эгерде мыйзам же ченемдик акт финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчиликтин жана, эгерде орундуу болсо, корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактардын жоопкерчилигин белгилесе, анда аудитор мыйзам же ченемдик акт, аудитордун пикири боюнча, езүнүн маңызы боюнча АЭС 210до даярдалган милдеттерге тенденш болгон милдеттерди камтыйт деп чечиши мүмкүн деп түшүндүрөт. Ушундай тенденш милдеттер үчүн аудитор аларды тапшырманын шарттары жөнүндө макулдашуу-катта же башка ылайыктуу формадагы жазуу жүзүндөгү макулдашууда сүрөттөө үчүн бул мыйзамдын же ченемдик актынын баяндалышын пайдалана алат. Мындай учурларда бул баяндалыш ошондой эле, муну ушул стандарттын 34(а)-пункту талап кылгандай аудитордук корутундуда колдонулушу мүмкүн. Башка жагдайларда, анын ичинде аудитор тапшырманын шарттары жөнүндө макулдашуу-катка киргизилген мыйзамдын же ченемдик актынын баяндалышын пайдаланбоону чечкен жагдайларда ушул стандарттын 34(а)-пунктунун баяндалышы колдонулат. Муну 34-пункт талап кылгандай, аудитордук корутундуга жетекчиликтин жоопкерчилигинин сыйттамасын киргизүүгө толуктоо иретинде аудитор ошондой эле бул жоопкерчиликтин алда канча көңкесири сыйттамасына таянып, шилтемени ушундай маалымат алынышы мүмкүн болгон булакка (мисалы, ишкананын жылдык отчетуна же тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын сайтына) киргизиши мүмкүн.
- A47. Айрым юрисдикцияларда жетекчиликтин милдеттерин жөнгө салуучу мыйзам же ченемдик акт бухгалтердик регистрлердин жана эсептердин же бүтүндөй алганда эсепке алуу системасынын сапаты үчүн жоопкерчиликтеги конкреттүү шилтемени камтышы мүмкүн. Бухгалтердик регистрлер, эсептер же системалар ички контролдоо системасынын ажыралгыс бөлүгү болуп саналгандыктан (АЭС 315теги

³⁴ АЭС 210, 6(b)(i)–(ii)-пункттар

(кайра караптаган)³⁵ аныктамага ылайык), АЭС 210догу жана 34-пункттагы сыйпаттамалар аларга атайын шилтемелерди бербейт.

- A48. Ушул стандартка карата тиркемеде ФОЭС финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулучуу концепциясы болуп саналган учурда 34(b)-пункттун талаптары кантит колдонула тургандыгынын мисалдары көлтирилген. Эгерде финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулучуу концепциясы катарында ФОЭСтен айырмаланган концепция колдонулса, ушул стандартка карата тиркемеде көлтирилген корутундулардын мисалдары ушул жагдайларда финанссылык отчеттуулукту даярдоонун башка концепцияларын колдонууну чагылдыруу үчүн адаптациялоону талап кылышы мүмкүн.

Финанссылык отчеттуулукту түзүүгө көзөмөл (35-пунктту караңыз)

- A49. Эгерде финанссылык отчеттуулукту түзүүгө көзөмөлдү жүзөгө ашырууга катышып жаткан айрым жактар (бирок бардыгы эмес) ошондой эле финанссылык отчеттуулукту даярдоого катышса, анда ишкананын конкреттүү жагдайларын ойдогудай түрдө чагылдыруу үчүн сыйпаттаманы, муна ушул стандарттын 35-пункту талап кылгандай, кызыы, өзгөртүү зарыл. Финанссылык отчеттуулукту түзүүгө көзөмөл үчүн жана финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн бир эле жак жооп берген учурда, көзөмөл үчүн жоопкерчиликке шилтеме талап кылышынбайт..

Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги (37–40-пункттарды караңыз)

- A50. Ушул стандарттын 37–40-пункттарынын талаптарына ылайык аудитордун жоопкерчилигинин сыйпаттамасы, мисалы, аудитордук корутунду бириктирилген финанссылык отчеттуулук таандык болгон учурда, ишкананын спецификасын чагылдыруу үчүн өзгөртүлүшү мүмкүн. Ушул стандарттын тиркемесинин 2-мисалы бул кандайча жасалышы мүмкүн экендигин көрсөтүп турат.

Аудитордун максаттары (38(a)-пунктту караңыз)

- A51. Аудитордук корутундуда мындай деп түшүндүрүлөт: аудитордун максаты – финанссылык отчеттуулук ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолорду камтыбай тургандыгына ақылга сяярлык ишенимди алуу жана аудитордук пикирди камтыган аудитордук корутундуу чыгаруу. Бул максат финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчиликтин жоопкерчилигинен айырмаланат.

³⁵ АЭС 315 (кайра караптаган) «Ишкананы жана анын чойрөсүн изилдөө аркылуу олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин табуу жана баалоо», 4-пункт

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ

Маанилүүлүктүн сыпattамасы (38(c)-пунктту караңыз)

A52. Ушул стандарттын тиркемесинде ФОЭС финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы болуп саналган учурда маанилүүлүктүн сыпattамасын берүү жөнүндө 38(c)-пункттун талаптары кандай колдонула тургандыгынын мисалдары келтирилген. Эгерде финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы катарында ФОЭСтен айырмаланган концепция колдонулса, ушул стандарттын Тиркемесинде берилген корутундулардын мисалдары бул жагдайларда финанссылык отчеттуулукту даярдоонун башка концепцияларын колдонууну чагылдыруу үчүн адаптациялоону талап кылышы мүмкүн.

АЭС 701ге тиешелүү аудитордун милдеттери (40(c)-пунктту караңыз)

A53. Аудитор ошондой эле 40 (c)-пунктка ылайык зарыл болгон маалыматка кошумча түрдө аудитордун жоопкерчилигин сипаттоодо кошумча маалыматты берүү зарыл деп эсептеши мүмкүн. Мисалы, аудитти жүргүзүүдө аудитордун кыйла көнүл буруусун талап кылган маселелерди аныктоо үчүн аудитор АЭС 701дин 9-пунктунун талаптарына шилтемени төмөнкүдөй факторлорду эске алуу менен бере алат: АЭС 315ке (кайра каралган) ылайык табылган олуттуу бурмaloонун же кыйла тобокелдиктердин жогору бааланган тобокелдиктеринин тармактарын; жетекчиликтин маанилүү ой жүгүртүүлөрүн талап кылган финанссылык отчеттуулуктун тармактары жагынан аудитордун маанилүү ой жүгүртүүлөрүн, анын ичинде аларга карата жогорку даражадагы айкын эместиk табылган баалануучу маанилерди; мезгил аралыгында орун алган маанилүү окуялардын же операциялардын аудитине таасири.

Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилигинин сипаттамасын чагылдыруу орду (41, 50(j)-пункттарды караңыз)

A54. Ушул стандарттын 39-40-пункттарына ылайык зарыл болгон маалыматты аудитордук корутундуунун тиркемесине киргизүү же тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын ушул маалымат жайгаштырылган сайтына шилтемени берүү, эгерде мыйзам, ченемдик же аудиттин улуттук стандарттары мууну жасоого ачык формада уруксат берсе, аудитордук корутундуун мазмунун оптималдаштыруу үчүн пайдалуу болуп чыгышы мүмкүн. Бирок финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилигинин сипаттамасы Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлүүчү аудит жагынан отчеттуулукту пайдалануучулардын күткөндерүн ырастоо үчүн зарыл болгон маалыматты камтыса, аудитордук корутундуга ушундай маалыматты кайдан алууга боло тургандыгын көрсөткөн шилтемени киргизүү зарыл.

Тиркемеде жайгаштыруу (41(b), 50(j)-пункттарды караңыз)

A55. Эгерде аудитордук корутундуунун текстинде тиркеменин жайгашуусуна ойдогудай шилтеме бар болсо, 41-пункт 39–40-пункттарга ылайык зарыл болгон жана финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилигин сыйпаттаган билдируүлөрдү аудитордук корутундуунун тиркемесине кошууга аудиторго уруксат берет. Төмөндө мындай шилтеме аудитордук корутундууда кандай түрдө берилиши мүмкүн экендинин мисалы көрсөтүлөт:

**Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн
аудитордун жоопкерчилиги**

Биздин максатыбыз финанссылык отчеттуулук ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолорду камтыбай тургандыгына жана биздин пикирибизди камтыган аудитордук корутундууну чыгарууга ақылга сыйярлык ишеничи алууда турат. Ақылга сыйярлык ишенич ишенимдүүлүктүн жогорку даражасын билдириет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит алар болгон учурда олуттуу бурмaloолорду дайыма эле таап турат дегендиктин кепилдиги болуп саналбайт. Бурмaloолор ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасы болуп саналат жана, эгерде өз-өзүнчө же жыйындысында алар ушул финанссылык отчеттуулуктун негизинде кабыл алышуучу пайдалануучулардын экономикалык чечимдерине таасир эте алат деп негиздүү болжолдоого мүмкүн болсо, олуттуу деп эсептелет.

Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн биздин жоопкерчилигибиздин андан аркы сыйпаттамасы ушул аудитордук корутундуунун X Тиркемесине киргизилген. [беттин номерин же сыйпаттаманын жайгашуусуна башка шилтемени көрсөтүүлүз] берилген бул сыйпаттама биздин аудитордук корутундуубуздун бир бөлүгү болуп саналат.

Тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын сайтына шилтеме (41(c), 42-пункттарды караңыз)

A56. Эгерде мыйзам, ченемдик акт же аудиттин улуттук стандарттары муну жасоого айкын формада уруксат берсе гана, 41-пункт аудитортиешелүү

ыйгарым укуктуу органдын сайтына жайгаштырылган аудитордун жоопкерчилигинин сыпраттамасына шилтемени бере алат деп түшүндүрөт. Ушундай маалыматты табуга мүмкүн болгон сайттагы орунга конкреттүү шилтемени көрсөтүү аркылуу аудитордук корутундуга киргизилген сайттагы маалымат Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитордун ишин же аудитти алда канча кең-кеңесири сыпраттай алат, бирок ал ушул стандарттын 39-40-пункттарына ылайык зарыл болгон сыпраттамага карама-каршы келүүгө тийиш эмес. Бул сайтта аудитордун жоопкерчилигин сыпраттоо баяндалыштары алда канча кең-кеңесири болушу мүмкүн же мындай баяндалыштар 39-40-пункттарда сүрөттөлгөн маселелерди чагылдырган шартта жана аларга карама-каршы келбegen учурда финанссылык отчеттүүлүктүн аудитине тиешелүү башка маселелерди сүрөттөй алат дегендикти билдирет..

- A57. Аудиттин улуттук стандарттарын иштеп чыгуучу, жөнгө салуучу орган же аудиттин жүргүзүлүшүн көзөмөлдөө органы тиешелүү ыйгарым укуктуу орган болушу мүмкүн. Мындай ишканаларда стандартташтырылган маалыматтын так, толук жана туруктуу жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Аудитор мындай сайтты колдоого тийиш эмес. Төмөндө аудитордук корутундудагы сайтка шилтеме кандай түрдө берилиши мүмкүн экендинин мисалы келтирилет:

**Финанссылык отчеттүүлүктүн аудити үчүн
аудитордун жоопкерчилиги**

Биздин максатыбыз финанссылык отчеттүүлүк ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолорду камтыбагандыгына жана биздин пикирди камтыгап аудитордук корутундуну чыгарууга ақылга сыйярлык ишенимди алууда турат. Акылга сыйярлык ишеним ишенимдүүлүктүн жогорку деңгээлин билдирет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит алар болгон учурда олуттуу бурмaloолорду дайыма эле табат дегендиктин кепилдиги болуп саналбайт. Бурмaloолор ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана, эгерде өз-өзүнчө же жыйындысында алар бул финанссылык отчеттүүлүктүн негизинде кабыл алынуучу пайдалануучулардын экономикалык чечимдерине таасир этиши мүмкүн деп негиздүү болжолдоого мүмкүн болсо, олуттуу деп эсептелет.

Финансылык отчеттуулуктун аудити үчүн биздин жоопкерчилиги биздин андан аркы сыпштамасы сайтта [*уюмдун атальышы*] дарек боюнча [*сайтка шилтеме*] берилет. Бул сыпштама биздин аудитордук корутундубузун бир бөлүгү болуп саналат.

Башка отчетторду түзүү боюнча милдеттер (43–45-пункттарды караныз)

- A58. Айрым юрисдикцияларда аудитор Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитордун милдеттеринен тышкary, башка маселелер жагынан отчетторду берүүгө тиешелүү кошумча милдеттерге ээ болушу мүмкүн. Мисалы, аудитордон айрым маселелер боюнча, эгерде алар финанссылык отчеттуулуктун аудитинин журушундө анын көңүлүн бурса, отчеттуу даярдоо өтүнүлүшү мүмкүн. Альтернатива катары аудитордон конкреттүү кошумча жол-жоболорду аткаруу жана алар боюнча отчеттуу даярдоо же бухгалтердик регистрлердин жана эсептердин, финанссылык отчеттуулукту даярдоого ички контролдоо системасынын сапаты сыйактуу айрым маселелер же башка маалымат боюнча пикир билдириүү өтүнүлүшү мүмкүн. Айрым юрисдикцияяда кабыл алынган аудит стандарттары көп учурда ушул юрисдикциядагы башка отчетторду берүү боюнча аудитордун конкреттүү кошумча милдеттери жагынан көрсөтмөлөрдү камтыйт
- A59. Айрым учурларда тиешелүү мыйзам же ченемдик акт финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуда бул кошумча милдеттерди көрсөтүүнү аудитордон талап кылышы же ага уруксат бериши мүмкүн. Башка учурларда аудитордон өзүнчө отчетто бул милдеттер жагынан корутунду берүү талап кылышы же ага уруксат берилиши мүмкүн.
- A60. Ушул стандарттын 43–45-пункттары Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык корутундуларды берүү боюнча башка милдеттерди жана аудитордун милдеттерин биргелешип берүүгө, эгерде алар бир эле маселелерди сүрөттөсө, ал эми аудитордук корутундуун баяндалыштары Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык корутундуларды берүү боюнча башка милдеттерди жана корутундуларды берүү боюнча аудиторлордун милдеттерин бир жактуу так аныктаса гана, уруксат берет. Мындай бир жактуу так аныктоо аудитордук корутундуга корутундуларды берүү боюнча башка милдеттерге шилтемелерди жана бул милдеттер Аудиттин эл аралык стандарттарында каралган милдеттердин чегинен чыга тургандыгын көрсөтүүнү киргизүү зарылчылыгын шартташы мүмкүн. Андай болбогон учурда корутундуларды берүү боюнча башка милдеттер «Башка мыйзамдык жана ченемдик талаптарга ылайык отчет» деп аталган же бөлүмдүн мазмунуна ылайык келген башка атальышы бар

аудитордук корутундуунун өзүнчө бөлүгүндө каралууга тийиш. Мындай учурларда 44-пункт аудитор Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык корутундуларды берүү боюнча милдеттердин сыйпаттамасын «Финансылык отчеттуулуктун аудитинин натыйжалары боюнча корутунду» деп аталган бөлүмгө киргизүүсүн талап кылат

Name of the Engagement Partner (Ref: Para. 46)

- A61. A61. СКЭС 1³⁶ ылайык аудитордук уюм тапшырмалар кесиптик стандарттарга жана колдонулуп жаткан мыйзамдык жана ченемдик талаптарга ылайык аткарылып жатканына акылга сыйярлык ишенимди камсыз кылуучу саясатты жана жол-жоболорду белгилөөгө тийиш. СКЭС 1дин бул талаптарына карабастан, аудитордук корутундуда тапшырманын жетекчисинин аты-жөнүн көрсөтүү баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук комплекти жөнүндө аудитордук корутундуунун көбүрөөк ачыктыгын пайдалануучулар учун камсыз кылуу максатын көздөйт.
- A62. Мыйзам, ченемдик акт же аудиттин улуттук стандарттары аудитордук корутундуга тапшырманын жетекчисинин, баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген жалпы багыттагы ишканалардын финанссылык отчеттуулугунун толук комплектигинин аудити болуп саналбаган аудитти жүргүзүү учун жооптуу адамдын аты-жөнү киргизилишин талап кылышы мүмкүн. Мыйзамдын, ченемдик актынын же аудиттин улуттук стандарттарынын талаптарына ылайык, аудитордон аудитордук корутундуга тапшырманын жетекчисинин аты-жөнүн көрсөтүүдөн тышкары ал жөнүндө кошумча маалыматты, мисалы, аудитор өз ишин жүзөгө ашырып жаткан юрисдикцияда иштеп жаткан тапшырманын жетекчисинин кесиптик лицензиясынын номерин киргизүү чечими талап кылышы мүмкүн же ал мындай чечимди өз алдынча кабыл ала алат.
- A63. Сейрек учурларда аудитор, эгерде тапшырманын жетекчисинин ким экендиги жөнүндө маалымат ачыкка чыгарылса, тапшырманын жетекчисинин, аудитордук топтун башка мүчөлөрүнүн же алар менен тыгыз байланышкан башка адамдардын дene боюна зыян келтириши мүмкүн болгон маалыматты табышы же аларды көрсөткөн кырдаалдарга кабылышы мүмкүн. Мында ушундай коркунучтар өзүнө, мисалы, юридикалык жоопкерчилик коркунучу келип чыгышын же

³⁶ СКЭС 1 «Финансылык отчеттуулуктун аудитин жана обзордук текшерүүнү жүргүзүүчү, ошондой эле ишенимди камсыз кылуучу башка тапшырмаларды жана коштоочу кызмат көрсөтүүлөр боюнча тапшырманы аткаруучу аудитордук уюмдарда сапатты контролдоо», 32-пункт.

юридикалык, жөнгө салуучу же кесиптик санкцияларды колдонууну камтыбайт. Жеке коопсуздукка кыйла коркунуч келип чыгышынын ыктымалдуулугу жана олуттуулугу жагынан кошумча маалымат корпоративдик башкарруү үчүн жооп берүүчү адамдардын дene боюна зиян келтириши мүмкүн болгон жагдайларды талкуулоо процессинде алынышы мүмкүн. Мыйзам, ченемдик акт же аудиттин улуттук стандарттагы тапшырмасын жетекчисинин аты-жөнү жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүүдөн баш тартуу мүмкүнчүлүгүн аныктоо үчүн мааниге ээ болгон кошумча талаптарды белгилеши мүмкүн.

Аудитордун колтамгасы (47-пунктту караңыз)

- A64. Аудитордун колтамгасы аудитордук уюмдун атынан, же болбосо аудитордун атынан же болбосо конкреттүү юрисдикциянын талаптарына жараша аудитордук уюмдун атынан, же болбосо аудитордун атынан коюлушу мүмкүн. Айрым юрисдикцияларда өзүнүн колтамгасына кошумча түрдө аудитор аудитордук корутундуда өзүндө кесиптик бухгалтердин классификациясы бар экенин же аудитор же аудитордук уюм (жагдайларга жараша) ушул юрисдикция тарабынан тиешелүү лицензиялоочу орган деп таанылгандыгынын фактысын көрсөтүүгө милдеттүү болушу мүмкүн.
- A65. Айрым учурларда мыйзамда же ченемдик актыда аудитордук корутундуда электрондук колтамганы пайдаланууга уруксат берилиши мүмкүн.

Аудитордук корутундунун күнү (49-пунктту караңыз)

- A66. Аудитордук корутундунун күнү аудитордук корутундуну пайдалануучуларга аудитор бул күнгө чейин өзүнө белгилүү болуп калган жана орун алган окуялардын жана операциялардын таасирин карагандыгы жөнүндө маалымдайт. Аудитордук корутундунун күнүнөн кийин орун алган окуялар жана операциялар жагынан аудитордун жоопкерчилиги АЭС 560та сүрөттөлгөн.³⁷
- A67. Аудитордун пикири финансыйлык отчеттуулук жагынан билдирилгендиктен, ал эми финансыйлык отчеттуулукту даярдоо үчүн жоопкерчилики жетекчилик тарткандыктан, финансыйлык отчеттуулуктун курамына кирген бардык отчеттор, анын ичинде тиешелүү эскертуулөр даярдаландыгы жана жетекчилик ал үчүн өз жоопкерчилигин тааныгандыгы жагынан далилдер алыммайынча аудитор талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдер алымгандыгы жөнүндө тыянак чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес.

³⁷ АЭС 560 «Отчеттүк күндөн кийинки окуялар», 10-17-пункттар

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ**

- A68. Айрым юрисдикцияларда мыйзамда же ченемдик актыда финанссылык отчеттуулукту түзүүчү бардык отчеттор, анын ичинде тиешелүү эскертуулөр даярдалгандыгы жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн жоопкерчилики тарта турган жактар же органдар (мисалы, директорлор) белгиленет жана бекитүүнүн зарыл процесси жөнгө салынат. Мынданай учурларда финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутундуга дата коюлганга чейин ушундай бекитүүнүн болушунун далили алынууга тийиш. Мындана башка юрисдикцияларда бекитүү процесси мыйзам же ченемдик акты менен жөнгө салынбайт. Мынданай учурларда финанссылык отчеттуулукту түзгөн бардык отчеттор, анын ичинде тиешелүү эскертуулөр даярдалгандыгы жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн ыйгарым укуктар берилген жактарды же органдарды белгилөө үчүн жол-жоболор каралат, аларды ишканан өзүнүн жетекчилигинин түзүмүнүн жана корпоративдик башкаруунун алкагында өзүнүн финанссылык отчеттуулугун даярдоонун жана бекитүүнүн жүрүшүндө аткарат. Айрым учурларда мыйзамда же ченемдик актыда финанссылык отчеттуулукту даярдоо процессинде аудиттин аякташы күтүлгөн учур белгиленет.
- A69. Айрым юрисдикцияларда финанссылык отчеттуулук жарыяланганга чейин акционерлер финанссылык отчеттуулукту биротоло бекитиши талап кылышат. Мынданай юрисдикцияларда жетиштүү ойдогудай аудитордук далилдер алынгандыгы жөнүндө аудитордун тыянағын акционерлер милдеттүү түрдө биротоло бекитүүгө тийиш эмес. Аудиттин эл аралык стандарттарынын максаттары үчүн финанссылык отчеттуулукту бекитүү күнү деп төмөнкүдөй даталардын эн мурдагысы эсептелет: зарыл ыйгарым укуктар берилген адамдар финанссылык отчеттуулукту түзгөн бардык отчеттор, анын ичинде тиешелүү эскертуулөр даярдалгандыгын белгилеген дата же зарыл ыйгарым укуктар берилген адамдар бул финанссылык отчеттуулук үчүн жоопкерчилики алар өзүнө алгандыгын ырастаган дата.

Мыйзамда же ченемдик актыда каралган аудитордук корутундуу (50-пунктту караңыз)

- A70. АЭС 200 аудитордон Аудиттин эл аралык стандарттарынын талаптарына кошумча түрдө мыйзамдык же ченемдик талаптарды аткаруу талап кылышы мүмкүн экендигин түшүндүрөт³⁸ Эгерде мыйзамдык же ченемдик талаптардын жана Аудиттин эл аралык стандарттарынын талаптарынын ортосундагы айырма аудитордук корутундуу баяндоо тартибине жана анын туюнталарына гана тиешелүү болсо жана бери болгондо 50(а)–(о)-пункттарда көрсөтүлгөн элементтердин ар бири аудитордук корутундуга киргизилсе, аудитордук корутунду Аудиттин эл аралык стандарттарына шилтемени камтышы

³⁸ АЭС 200, 57-пункт.

мүмкүн. Мындай жагдайларда 21–49-пункттарда баяндалган, 50(а)–(о)-пункттарга киргизилбegen талаптар, мисалы, «Пикир» жана «Пикир билдириүү үчүн негиз» бөлүмдерүн жайгаштыруу тартибине карата талаптар милдеттүү колдонуулуга тийиш эмес деп эсептелет.

- A71. Эгерде конкреттүү юрисдикциядагы атайын талаптар АЭСке карама-каршы келбесе, ушул стандарттын 21-49-пункттарынын талаптарына ылайык баяндоо жана туюндуруу тартибин кабыл алуу аудитордук корутунду пайдалануучуларга аудитордук корутунду АЭСге ылайык жүргүзүлгөн аудиттин натыйжалары боюнча корутунду болуп саналат деп көбүрөөк даярдык менен таанууга жардам берет.

701дин талаптарына ылайык берилүүчү маалымат (50(h)-пунктту караныз)

- A72. Мыйзам же ченемдик акт аудитордон жүргүзүлгөн аудит жөнүндө кошумча маалымат берүүнү талап кылышы мүмкүн, ал берилиши АЭС 701дин максаттарына ылайык келген маалыматты камтышы мүмкүн же мындай маселелер жөнүндө маалымдоонун мүнөзүн жана көлемүн буйрук кылышы мүмкүн.
- A73. Аудиттин эл аралык стандарттары финанссылык отчеттуулуктун аудитин жөнгө салуучу мыйзамга же ченемдик актыга карата артыкчылыкка ээ эмес. АЭС 701 колдонулган учурларда аудитордук корутундуда Аудиттин эл аралык стандарттарына шилтеме, мыйзамды же ченемдик актыны колдонууда киргизилишин ушул стандарттын 50(h)-пункту талап кылган бөлүм АЭС 701де баяндалган отчетторду жана корутундуларды түзүүгө карата талаптарга карама-каршы келбegen учурда гана, жасалышы мүмкүн. Мындай жагдайларда аудитордон АЭС 701ге ылайык зарыл болгон аудитордук корутундуда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоонун айрым аспекттерин, мисалы, төмөнкүдөй түрдө өзгөртүү талап кылышы мүмкүн:

- эгерде мыйзам же ченемдик акт конкреттүү атальшты пайдаланууну буюрса, «Аудиттин негизги маселелери» деген атальшты өзгөртүү аркылуу;
- эмне үчүн мыйзамга же ченемдик актыга ылайык берүү зарыл болгон маалымат аудитордук корутундуда, мисалы, тиешелүү мыйзамга же ченемдик актыга шилтеменин жардамы менен берилгенин түшүндүрүү аркылуу жана бул маалымат кандайча түрдө аудиттин негизги маселелери менен байланышкандыгын сүрөттөө аркылуу;
- эгерде мыйзам же ченемдик акт сыпattаманын мүнөзүн жана көлөмүн буюрса, анда АЭС 701дин 13-пунктунун талаптарына ылайык келген аудиттин ар бир негизги маселесинин жалпы сыпattамасын алуу үчүн кошумча буйрук кылган маалыматты киргизүү аркылуу.

A74. АЭС 210до мыйзам же тиешелүү юрисдикциядагы ченемдик акт Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык талап кылынгандан кйла айырмаланган, атап айтканда, аудитордук пикирге карата колдонулуучу терминдерде аудитордук корутундуну баяндоо же туюндуруу тартибин буйрук кылган жагдайларды карайт. Мындай учурларда АЭС 210 аудитор төмөнкүлөрдү баалоосун талап кылат:

- (a) пайдалануучулар финанссылык отчеттуулуктун аудитинин натыйжасында алынган ишенимдүүлүктү туура эмес чечмелеши мүмкүнбү жана, эгерде мүмкүн болсо, анда,
- (b) аудитордук корутундудагы кошумча түшүндүрмө туура эмес түшүнүү ыктымалдуулугун төмөндөтө алабы.

Эгерде аудитор аудитордук корутундудагы кошумча түшүндүрмө туура эмес чечмелөө ыктымалдуулугун төмөндөтө албайт деген тыянакка келсе, анда, мыйзам же ченемдик акт талап кылган учурларды кошпогондо, АЭС 210го ылайык ал аудитордук тапшырманы кабыл алууга тийиш эмес. Ушундай мыйзамга же ченемдик актыга ылайык жүргүзүлгөн аудит АЭС 210го ылайык Аудиттин эл аралык стандарттарынын талаптарына ылайык келбейт. Тиешелүү түрдө, аудит Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөндүгүнө шилтемени аудитор өзүнүн корутундусуна киргизбейт.³⁹

Мамлекеттик сектордогу ишканалардын өзгөчөлүктөрү

A75. Мамлекеттик сектордогу ишканалардын аудиторлору ошондой эле мыйзамга же ченемдик актыга ылайык аудитордук корутундунун алкагында же кошумча отчетто же АЭС 701дин макаттарына ылайык келген маалыматты камтыши мүмкүн болгон корутундуда айрым маселелер боюнча жалпыга жеткиликтүү отчетторду жана корутундуларды берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу мүмкүн. Мындай жагдайларда аудитордон АЭС 701ге ылайык зарыл болгон аудитордук корутундуда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалыматтын айрым аспекттерин өзгөртүү же кошумча отчеттун же корутундунун маңызы болуп саналган маселенин сыйпаттамасын аудитордук корутундуга киргизүү талап кылышы мүмкүн.

Айрым юрисдикциядагы аудиттин стандарттарына жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудиттин натыйжалары боюнча аудитордук корутунду (51-пунктту караңыз)

A76. Аудитордук корутундуда аудитор, эгерде аудиттин тиешелүү улуттук стандарттарын сактоого толуктоодо ал ушул аудитке карата колдонулуучу бардык Аудиттин эл аралык стандарттарын сактаса, аудит

³⁹ АЭС 210, 21-пункт

Аудиттин эл аралык стандарттарына жана аудиттин улуттук стандарттарына ылайык жүргүзүлдү деп көрсөтө алат.⁴⁰

- A77. Эгерде Аудиттин эл аралык стандарттарынын жана аудиттин улуттук стандарттарынын талаптары бири-бирине карама-карши келсе, бул аудитор башка пикирди түзүп же аудитордук корутундуга «Маанилүү жагдайлар» же «Башка маалыматтар» деген бөлүмдү киргизбөгендигине алып келиши мүмкүн болсо, бул айрым жагдайларда Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык талап кылынса, Аудиттин эл аралык стандарттарына да, аудиттин улуттук стандарттарына да шилтеме жасоо орунсуз. Бул учурда аудитордук корутундуга ага ылайык ал даярдалган аудиттин стандарттарына (Аудиттин эл аралык стандарттары же аудиттин улуттук стандарттары) гана шилтеме киргизилиши мүмкүн.

Финансылык отчеттуулук менен берилүүчү кошумча маалымат (53–54-пункттарды караңыз)

- A78. Айрым жагдайларда ишканы мыйзамга, ченемдик актыга же стандарттарга ылайык финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык милдеттүү болуп саналбаган кошумча маалыматты финанссылык отчеттуулукту менен бирге берүүгө тийиш же ыктыярдуу түрдө берет. Мисалы, кошумча маалымат пайдалануучу финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясын алда канча так түшүнүшүү үчүн же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү беренелерин түшүндүрүү үчүн берилиши мүмкүн. Мындай маалымат, эреже катары, жоболор же кошумча эскертуүлөр түрүндө берилет.
- A79. Ушул стандарттын 53-пунктунда аудитордук пикир өзүнүн мүнөзүнөн жана берүү формасынан улам финанссылык отчеттуулуктун ажыралгыс бөлүгү болуп саналган кошумча маалыматка жайылтыла тургандыгы түшүндүрүлөт. Бул баалоо кесипкөй ой жүгүртүүнүн маңызы болуп саналат. Мисалы:
- эгерде финанссылык отчеттуулуктун эскертуүлөрүнүн текстине финанссылык отчеттуулук финанссылык отчеттуулукту даярдоонун башка концепциясына канчалык ылайык келе тургандыгын түшүндүрүү же салыштыруу киргизилген болсо, аудитор муну кошумча маалымат деп эсептеши мүмкүн, анын финанссылык отчеттуулуктан айырмасын так белгилөө мүмкүн эмес. Аудитордук пикир ошондой эле финанссылык отчеттуулукта аларга кайчы шилтеме берилген эскертуүлөргө же тиркемелерге жайылтылат;

⁴⁰ АЭС 200, 58-пункт

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ

- эгерде чыгымдардын конкреттүү элементтери жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүүчү пайданын жана зыяндын кошумча эсеби тиркеме катарында финанссылык отчеттуулукка киргизилген өзүнчө чечмелөө катары берилсе, аудитор муун кошумча маалымат деп эсептеши мүмкүн, анын финанссылык отчеттуулуктан айырмасын так белгилөөгө болот.

- A80. Эгерде финанссылык отчеттуулукту түзгөн отчеттордун сыппаттамасынданагы, аудитордук корутундуудагы эскертуулөргө шилтеме жетиштүү болуп саналса, аудитордук корутундуунун киришүү бөлүгүндө аудитордун пикири жайылтылган кошумча маалыматка конкреттүү шилтеме милдеттүү болуп саналбайт.
- A81. Мыйзам же ченемдик акт кошумча маалыматтын аудитин милдеттүү түрдө жүргүзүү жөнүндө талаптарды камтыбашы мүмкүн жана жетекчилик кошумча маалыматты финанссылык отчеттуулуктун аудитинин көлөмүнө киргизбөө өтүнүчү менен аудиторго кайрылуу чечимин кабыл алыши мүмкүн.
- A82. Аудитор аудиттен өтө элек кошумча маалымат ага аудитордун пикири жайылтылган деген пикир түзүлгүдөй түрдө берилгенин же жоктугун баалоосу, мисалы, финанссылык отчеттуулук жагынан бул маалымат жана аудиттен өткөн ар кандай кошумча маалымат кайсы жерде берилгендигин жана ал аудиттен өтө элек катары айкын белгиленгендигин же жоктугун аныктоону камтыйт.
- A83. Жетекчилик ага карата, мисалы, төмөнкүлөр аркылуу аудитордук пикири жайылтылат деген пикир түзүлүшү мүмкүн болгон, аудиттен өтө элек кошумча маалыматты берүүнүн мүнөзүн өзгөртүшү мүмкүн:
- аудиттен өткөн жана аудиттен өтө элек маалыматтын ортосун так аныктоону белгилөө үчүн финанссылык отчеттуулуктан ар кандай кайчы шилтемелерди аудиттен өтө элек кошумча тиркемелерге же аудиттен өтө элек эскертуулөргө каторуу;
 - аудиттен өтө элек кошумча маалыматты финанссылык отчеттуулуктун алкагынан тышкary жайгаштыруу же, бул мүмкүн болбогон учурларда, топтолгон аудиттен өтө элек эскертуулөрдү бери болгондо финанссылык отчеттуулуктун зарыл эскертуулөрүнүн аягына жайгаштыруу, аларды аудиттен өтө элек катары так белгилөө. Аудиттен өткөн эскертуулөр менен бирге берилген аудиттен өтө элек эскертуулөр аудиттен өткөн катары туура эмес чечмелениши мүмкүн.
- A84. Кошумча маалымат аудиттен өткөн эмес деген факт аудиторду АЭС 720да (кайра караплан) баяндалган милдеттерден бошотпойт.

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЬПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ

ISA

Тиркеме

(A19-пунктту караңыз)

Финансылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундулардын мисалдары

- 1-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финансыйлык отчеттуулугу жөнүндө аудитордук корутунду.
- 2-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган бириктирилген финансыйлык отчеттуулугу жөнүндө аудитордук корутунду.
- 3-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкана болуп саналбаган ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган (тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын сайтына жайгаштырылган материалга шилтеме камтылат) финансыйлык отчеттуулугу жөнүндө аудитордук корутунду.
- 4-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкана болуп саналбаган ишкананын жалпы багыттагы шайкештик концепциясына ылайык даярдалган финансыйлык отчеттуулугу жөнүндө аудитордук корутунду.

1-Мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулугу жөнүндө аудитордук корутунду.

Аудитордук корутундунун бул мисалынын максаттары үчүн төмөнкүдөй жагдайлар болжолдонот:

- Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулугунун толук комплектинин аудити жүргүзүлгөн. Бул аудит топтун аудити болуп саналбайт (башкача айтканда, АЭС 600 колдонулбайт).
- Финанссылык отчеттуулук ФОЭСке (жалпы бағыттагы концепция) ылайык ишкананын жетекчилиги тарабынан даярдалган.
- Аудитордук тапшырманын шарттары АЭС 210го ылайык финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчиликтин жоопкерчилигин чагылдырат.
- Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор модификацияланбаган («он») пикири билдириүү негиздүү болуп санаат деген тыянакка келди.
- Бул аудитке карата колдонулуучу тиешелүү этикалык талаптар Бухгалтерлердин этикасынын эл аралык стандарттары боюнча кеңештин *Кесипкөй бухгалтерлердин этика кодексин*, ошондой эле бул юрисдикциядагы аудитке тиешелүү этикалык талаптарды камтыйт жана аудитор тигил, ошондой эле башка талаптарга шилтемени жасайт.
- Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор АЭС 570ке (кайра караган) ылайык өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга ишкананын кудуретине кыйла шектенүүлөр келип чыгышына негиз болушу мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместикин жоктугу жөнүндө тыянак чыгарды.
- Аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымат АЭС 701ге ылайык кабарланды.
- Аудитор аудитордук корутундунун күнүнө чейинки бүткүл башка маалыматты алды жана анда олуттуу бурмалоолорду тапкан жок.
- Финанссылык отчеттуулукту түзүүгө көзөмөлдүк кылуу үчүн жооптуу жактар финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жооптуу жактар болуп саналбайт.
- Финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата толуктоо иретинде аудитор жергилиттүү мыйзамдарда караган башка отчетторду түзүү боюнча милдеттерге ээ.

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУNU ТҮЗҮҮ

Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусу

ABC ишканасынын акционерлерине [же башка талаптагыдай даректелүүчү]

Финансылык отчеттуулуктун аудитинин натыйжалары боюнча корутунду¹

Пикир

Биз ABC ишканасынын (Ишкана) финанссылык отчеттуулугунун аудитин жүргүздүк, ал 20X1-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча финанссылык абалы жөнүндө отчеттон, жыйынды киреше жөнүндө отчеттон, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл учун ачка каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттон, ошондой эле финанссылык отчеттуулукка карата эскертуулөрдөн, анын ичинде эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача серебинен турат.

Биздин пикирибиз боюнча, тиркелген финанссылык отчеттуулук 20X1-жылдын 31-декабрына карата ишкананын финанссылык абалын (же финанссылык абалы жөнүндө), ошондой эле көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл учун анын финанссылык натыйжалуулугун (же финанссылык натыйжалуулугу жөнүндө) жана ачка каражаттарынын кыймылын (же кыймылдары жөнүндө) Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык бардык олуттуу мамилелерде туура чагылдырат (же анык жасана иишенимдүү түшүнүктүү берет).

Пикир билдириүү учун негиз

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Биздин жоопкерчилигибиз көрсөтүлгөн стандарттарга шайкеш, андан ары биздин корутундууздун «Финанссылык отчеттуулуктун аудити учун аудитордун жоопкерчилиги» бөлүмүндө ачып көрсөтүлөт. Бухгалтерлердин этикасынын эл аралык стандарттары боюнча кеңештин *Кесиктөй бухгалтерлердин этика кодексине* (БЭЭСК Кодекси) жана [*юрисдикциянын атальши*] финанссылык отчеттуулугуна биздин аудитибизге карата колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык ишканага карата биз көз карандысызыбыз жана биз ушул талаптарга жана БЭЭСК Кодексине ылайык башка этикалык милдеттерди аткардык. Биз өзүбүз алган аудитордук далилдер биздин пикирибизди билдириүү учун негиз болушу учун жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналат деп ойлойбuz.

¹ Эгерде «Башка мызамдык жана ченемдик талаптарга ылайык отчет» деген экинчи кошумча атальш колдонулбаса, «Финанссылык отчеттуулуктун аудитинин натыйжалары боюнча корутунду» деген кошумча атальш талап кылынбайт

Аудиттин негизги маселелери

Аудиттин негизги маселелери – булар, биздин кесипкөй ой жүгүртүүбүзгө ылайык, үстүдөгү мезгил үчүн финансыйлык отчеттуулук жагынан биздин аудитибиз үчүн алда канча маанилүү болуп саналган маселелер. Бул маселелер бүтүндөй алганда жана бул отчеттуулук жөнүндө биздин пикирибиздин контекстинде карапталып жана биз бул маселелер боюнча айрым пикирди билдирбейбиз.

[*АЭС 701ге ылайык аудиттин ар бир негизги маселесинин сыйапттамасы.*]

Башка маалымат [же башка атальш, эгерде зарыл болсо, мисалы, «Финансыйлык отчеттуулуктан жана ал жөнүндө аудитордук корутундудан айырмаланган маалымат»]

[*АЭС 720да (кайра карапталып) камтылган корутундуларды түзүүгө карата талаптарга ылайык корутунду түзүү – АЭС 720га (кайра карапталып) 2-тиркемедеги 1-мисалды караңыз.*]

Финансыйлык отчеттуулук үчүн жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын жоопкерчилиги²

Жетекчилик көрсөтүлгөн финансыйлык отчеттуулукту ФОЭСке³ ылайык даярдоо жана ишенимдүү берүү үчүн жана ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолорду камтыбаган финансыйлык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчилик зарыл деп эсептеген ички контролдоо системасы үчүн жоопкерчилик тартат.

Жетекчилик Ишкананы жоюуга, анын ишин токтотууга ниеттенген же жоюудан же ишти токтотуудан тышкary, анда кандайдыр бир башка реалдуу альтернатива жок болгон учурларды кошпогондо, финансыйлык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга ишкананын кудуретин баалоо үчүн, ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө тиешелүү маалыматтарды тиешелүү учурларда ачып көрсөтүү үчүн жана ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү жөнүндө божомолдордун негизинде отчеттуулукту түзүү үчүн жоопкерчилик тартат.

² Аудитордук корутундулардын бул мисалдарынын текстинде конкреттүү юрисдикциянын укуктук жөнгө салуусуна ылайык «жетекчилик» жана «корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар» деген терминдерди башка терминдерге алмаштыруу талап кылышы мүмкүн.

³ Эгерде жетекчиликтин жоопкерчилиги анык жана ишенимдүү түшүнүктүү берүүчү финансыйлык отчеттуулукту даярдоодо турса, бул төмөнкүдөй түрдө баяндалышы мүмкүн: «Жетекчилик Финансыйлык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык анык жана ишенимдүү түшүнүктүү бере турган финансыйлык отчеттуулукту даярдоо үчүн жана.... үчүн жоопкерчилик тартат».

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ишкананын финанссылык отчеттуулугун даярдоого көзөмөлдүк кылуу үчүн жоопкерчилик тартат.

Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги

Биздин максат финанссылык отчеттуулук ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмалоолорду камтыбайт деген ақылга сыйрлык ишенимди алууда жана биздин пикирди камтыгын аудитордук корутундууну чыгарууда турат. Акылга сыйрлык ишеним ишенимдүүлүктүн жогорку деңгээлин билдириет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит олуттуу бурмалоолор болгон учурда аларды дайыма табат деген кепилдик болуп саналбайт. Бурмалоолор ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана, эгерде алар өз-өзүнчө же жыйындысында ушул финанссылык отчеттуулуктун негизинде кабыл алынуучу пайдалануучулардын экономикалык чечимдерине таасир этиши мүмкүн деп негиздүү болжолдоого мүмкүн болсо, олуттуу деп эсептелет.

Ушул стандарттын 41(б)-пункту төмөндө сунуш кылышкан карартылган текст аудитордук корутундунун тиркемесине жайташтырылыши мүмкүн экендигин түшүндүрөт. 41(с)-пункт мыйзам, ченемдик акт же аудиттин улуттук стандарттары муун жасоого ачык формада уруксат берген учурларда тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына расмий сайттагы сыйпattама аудитордун жоопкерчилигинин төмөндө келтирилген сыйпattамасын чагылдырган жана ага карама-каршы келбеген шартта бул материалды аудитордук корутундуга киргизүүнүн ордуна аудитордун жоопкерчилигинин сыйпattамасын камтыгын шилтемесин берүүгө боло тургандыгын түшүндүрөт

АЭСке ылайык жүргүзүлүүчү аудиттин алкагында биз бүткүл аудиттин аралыгында кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонобуз жана кесипкөй скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкary, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам финанссылык отчеттуулукту олуттуу бурмалоонун тобокелдиктерин табабыз жана баалайбыз; бул тобокелдиктерге жооп иретинде аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз жана жүргүзөбүз; биздин пикирди билдириүү үчүн негиз болушу үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналган аудитордук далилдерди алабыз. Ак ниетсиз аракеттердин натыйжасында олуттуу бурмалоолорду таппай калуу тобокелдиги катанын натыйжасында олуттуу бурмалоону таппай калуу тобокелдигине караганда жогору, анткени ак ниетсиз аракеттер көмүскө бүтүмдү, жасалмалоону, атайлап таштап кетүүнү, маалыматты бурмалап көрсөтүүнү же ички контролдоо системасын кыйгап өтүүчү аракеттерди камтышы мүмкүн;
- ишкананын ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикир билдириүү максатында эмес, жагдайларга ылайык келген аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында аудит үчүн мааниси бар ички контролдоо системасынын түшүнүгүн алабыз⁴;

⁴ Бул сунуш аудитор ошондой эле финанссылык отчеттуулуктун аудити менен катар ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикирди билдириүүгө милдеттүү болгон учурда тиешелүү түрдө өзгөртүлөт.

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ

- колдонулуучу эсеп саясатының ойдогудай мүнөзүн жана жетекчилик эсептөп чыккан жана маалыматты ачып көрсөтүүгө ылайык келген баалоо сандарынын негиздүүлүгүн баалайбыз;
- жетекчилик ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө жол берүүнү колдонушунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө тыянак, ал эми алынган аудитордук далилдердин негизинде – алардын натыйжасында өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга ишкананын кудуретине кыйла шектенүүлөр келип чыгышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместикин бар же жоктугу жөнүндө тыянак чыгарабыз. Эгерде биз олуттуу айкын эместикин болушу жөнүндө тыянакка келсек, биз өзүбүздүн аудитордук корутундубуздада көнүлдү финанссылык отчеттуулуктагы маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө бурууга же, егерде маалыматты ушундай ачып көрсөтүү ойдогудай эмес болуп саналса, пикирибизди модификациялоого тийишпиз. Биздин тыянактарыбыз аудитордук корутундубуздун күнүнө чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок келечектеги окуялар жана шарттар Ишкана өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга кудуретин жоготушуна алыш келиши мүмкүн;
- бүтүндөй алганда финанссылык отчеттуулукту берүүнү, анын түзүмүн жана мазмунун, анын ичинде маалыматты ачып көрсөтүүнү, ошондой эле финанссылык отчеттуулук анын негизинде турган операцияларды жана окуяларды алардын ишенимдүү берилиши камсыз кылышыгыдай түрдө көрсөтө тургандыгын же жоктугун баалоону жүргүзөбүз.

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырып, аларга башкалардан тышкары, аудиттин пландалган көлөмү жана мөөнөттөрү жөнүндө, ошондой эле аудиттин натыйжалары боюнча олуттуу сын-пикирлер жөнүндө, анын ичинде аудиттин процессинде биз тапкан ички контролдоо системасынын олуттуу кемчиликтери жөнүндө маалыматтарды жеткиребиз.

Биз ошондой эле корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга билдириүүнү беребиз, анда биз көз карандысыздык жагынан бардык тиешелүү этикалык талаптарды сактагандыгыбыз жана аудитордун көз карандысыздыгына таасир этет деп негиздүү түрдө эсептөөгө боло турган бардык өз ара мамилелер жана башка маселелер жөнүндө, ал эми зарыл учурларда – тиешелүү этияттык чаралары жөнүндө маалымат бергенибиз көрсөтүлөт.

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жеткирген маселелердин ичинен биз үстүдөгү мезгил үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн алда канча маанилүү болгон жана, тиешелүү түрдө, аудиттин негизги маселелери болуп саналган маселелерди аныктайбыз. Биз бул маселелерди өзүбүздүн аудитордук корутундубуздада сүрөттөйбүз, буга ушул маселелер жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүү мыйзамда же ченемдик

актыда тыюу салынган учурлар же биз кандайдыр бир маселе жөнүндө маалымат биздин корутундубузда билдирилүүгө тийиш эмес деген тыянашка келген өтө сейрек учурлар кирбейт, анткени мындай маалыматтын терс натыйжалары аны кабарлоодон алышуучу коомдук маанилүү пайдадан ашып түштөт деп негиздүү түрдө болжолдоого болот

Башка мыйзамдык жана ченемдик талаптарга ылайык отчет

Аудитордук корутундуунун ушул бөлүмүнүн формасы жана мазмуну мыйзам, ченемдик акт же аудиттин улуттук стандарттары тарабынан буйрук кылынган корутундуларды жана отчетторду берүү боюнча аудитордун башка милдеттеринин мүнөзүнө байланыштуу болот. Маалымат берүү боюнча башка милдеттер Аудиттин эл аралык стандарттарынын талаптарында каралган корутундуларды жана отчетторду «Финансылык отчеттүүлүктүн аудитинин натыйжалары боюнча корутунду» бөлүмүнүн курамында берүү боюнча милдеттердин алкагында берилген темаларга кирген учурларды коштогондо, сыпатталышы башка мыйзамдарда, ченемдик актыларда же аудиттин улуттук стандарттарында каралган маселелер (мындан ары «маалыматты берүү боюнча башка милдеттер» деп аталаат) ушул бөлүмдө каралууга тийши. Башка мыйзамдык жана ченемдик талаптарга ылайык берилүүчү, Аудиттин эл аралык стандарттарынын жоболорунда каралган эле темаларды чагылдырган корутундулар жана отчеттор аудитордук корутундуунун туюнталалары маалыматты берүү боюнча башка милдеттерди жана Аудиттин эл аралык стандарттарынын талаптарынан келип чыккан баяндалыштарды так аныктаган шартта, мындай талаптар бар болгон шартта бириктирилиши (башкача айтканда «Финансылык отчеттүүлүктүн аудитинин натыйжалары боюнча корутунду» бөлүмүнө тиешелүү баш атальши менен киргизилиши) мүмкүн.

Анын натыйжалары боюнча көз карандысыз аудитордун ушул аудитордук корутундусу чыгарылган аудит боюнча тапшырманын жетекчиси – [аты-жөнү].

[Конкремттүү юрисдикциянын талаптарына жараша аудитордук уюмдун атынан, аудитордун атынан же болбосо экөөнүн төң атынан кол коюу]

[Аудитордун дареги]

[Күнү]

ISA

2-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган бириктирилген финансыйлык отчеттүүлүгү жөнүндө аудитордук корутундусу

Аудитордук корутундунун ушул мисалынын максаттары үчүн төмөнкүдөй жагдайлар болжолдонот:

- Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган бириктирилген финансыйлык отчеттүүлүгүнүн толук комплектинин аудити жүргүзүлгөн. Бул аудит ишкананы жана анын туунду ишканаларын камтыган топтун аудити болуп саналат (башкача айтканда АЭС 600 колдонулат).
- Бириктирилген финансыйлык отчеттүүлүк ФОЭСке (жалпы бағыттагы концепция) ылайык ишкананын жетекчилиги тарабынан даярдалган.
- Аудитордук тапшырманын шарттары АЭС 210го ылайык бириктирилген финансыйлык отчеттүүлүкүтү даярдоо үчүн жетекчиликтин жоопкерчилигин чагылдырат.
- Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор модификацияланган («он») пикирди билдириүүсү негиздүү болуп саналат деген тыянакка келген.
- Бухгалтерлердин этикасынын эл аралык стандарттары боюнча кеңештин *Кесиктүү бухгалтерлердин этика кодекси* бул аудитке карата колдонулуучу бардык тиешелүү этикалык талантарды камтыйт.
- Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор алардын натыйжасында өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга ишкананын кудуретине кыйла шектенүүлөр келип чыгышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместикитин жоктугу жөнүндө АЭС 570ке (кайра каралган) ылайык тыянак чыгарган.
- Аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымат АЭС 701ге ылайык кабарландырылган.
- Аудитор аудитордук корутундунун күнүнө чейин бүткүл башка маалыматты алды жана анда олуттуу бурмалоолорду тапкан жок.
- Бириктирилген финансыйлык отчеттүүлүкүтү түзүүгө көзөмөлдүк кылуу үчүн жооптуу жактар бириктирилген финансыйлык отчеттүүлүкүтү даярдоо үчүн жооптуу жактар болуп саналбайт.
- Финансыйлык отчеттүүлүктүн аудитине кошумча түрдө аудитор жергилиттүү мыизамдарда каралган башка отчетторду түзүү боюнча милдеттерге ээ.

Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусу

ABC ишканасынын акционерлерине [же башка тиешелүү даректелүүчү]

Бириктирилген финансыйлык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыгы боюнча корутунду⁵

Пикир

Биз ABC ишканасынын жана анын туунду ишканаларынын (Топ) бириктирилген финансыйлык отчеттуулугунун аудитин жүргүздүк, ал 20X1-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча финансыйлык абал жөнүндө бириктирилген отчеттон, жыйынды киреше жөнүндө бириктирилген отчеттон, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө бириктирилген отчеттон жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктай турган жыл учун акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө бириктирилген отчеттон, ошондой эле бириктирилген финансыйлык отчеттуулукка эскертүүлөрдөн, анын ичинде эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача серебинен турат.

Биздин пикирибиз боюнча, тиркелген бириктирилген финансыйлык отчеттуулук 20X1-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча Топтун консолидацияланган финансыйлык абалын (же консолидацияланган финансыйлык абалы жөнүндө), ошондой эле анын консолидацияланган финансыйлык натыйжалуулугун (же консолидацияланган финансыйлык натыйжалуулугу жөнүндө) жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл учун акча каражаттарынын консолидацияланган кыймылын (же кыймылы жөнүндө) Финансыйлык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык бардык олуттуу мамилелерде туура чагылдырат (же анык жана ишенимдүү түшүнүктүү берет).

Пикир билдируү учун негиз

Биз Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык аудитти жүргүздүк. Көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык биздин жоопкерчилигигибиз корутундуузун «Финансыйлык отчеттуулуктун аудити учун аудитордун жоопкерчилиги» бөлүгүндө мындан ары ачып көрсөтөт. Биз Бухгалтерлердин этикасынын эл аралык стандарттары боюнча кеңештин Кесипкөй бухгалтерлердин этика кодексине (БЭЭСК Кодекси) ылайык Топко карата көз карандысызбыз жана биз БЭЭСК Кодексине ылайык башка этикалык милдеттерди аткардык. Биз алынган аудитордук далилдер өз пикирибизди билдириүүгө негиз болушу учун жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналат деп ойлойбуз.

⁵ Эгерде «Башка мыйзамдык же ченемдик талаптарга ылайык отчет» деген экинчи баш атальш колдонулбаса, «Бириктирилген финансыйлык отчеттуулуктун аудитинин натыйжалары боюнча корутунду» баш атальшы талап кылбытайт.

Аудиттин негизги маселелери

Аудиттин негизги маселелери – бул, биздин кесипкөй ой жүгүртүүбүзгө ылайык, үстүдөгү жыл үчүн финанссылык отчеттуулукка биздин аудитибиз үчүн алда канча маанилүү болуп саналган маселелер. Бул маселелер бүтүндөй алганда жана бул отчеттуулук жөнүндө биздин пикирибизди калыптаңдырууда бириктирилген финанссылык отчеттуулукка биздин аудитибиздин контекстинде каралды жана биз билдирибейбиз.

[*АЭС 701ге ылайык аудиттин ар бир негизги маселесинин сыйаптамасы.*]

Башка маалымат [же, эгерде зарыл болсо, мисалы, «Финанссылык отчеттуулуктан жана ал жөнүндө аудитордук корутундудан айырмаланган маалымат»]

[*АЭС 720да (кайра караган) камтылган корутундуларды түзүүгө карата талаптарга ылайык корутундуну түзүү – АЭС 720нын (кайра караган) 2-түркемесиндеги 1-мисалды караңыз.*]

Бириктирилген финанссылык отчеттуулук үчүн жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу жактардын жоопкерчилиги⁶

Жетекчилик ФОЭСке⁷ ылайык көрсөтүлгөн бириктирилген финанссылык отчеттуулукту даярдоо жана ишенимдүү берүү үчүн жана ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмалоолорду камтыбаган бириктирилген финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчилик зарыл деп эсептеген ички контролдоо системасы үчүн жоопкерчилик тартат.

Бириктирилген финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга Топтун кудуретин баалоо үчүн, ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө тиешеси бар маалыматтарды тиешелүү учурларда ачып көрсөтүү үчүн жана ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү жөнүндө божомолдордун негизинде отчеттуулукту түзүү үчүн жоопкерчилик тартат, буга жетекчилик Топту жоюуга, анын ишин токтотууга ниеттенген же анда ишти жоюудан же токтотуудан тышкary, кандайдыр бир башка реалдуу альтернатива жок болгон учурлар кирбейт.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактар Топтун финанссылык отчеттуулугун даярдоого көзөмөлдүк кылуу үчүн жоопкерчилик тартат.

⁶ Же конкреттүү юрисдикциядагы мыйзамдык базанын контекстинде башка ылайыктуу термин

⁷ Эгерде жетекчиликтин жоопкерчилиги анык жана ишенимдүү түшүнүктүү бере турган финанссылык отчеттуулукту даярдоодо турса, бул төмөнкүдөй түрдө туюнтулушу мүмкүн: «Жетекчилик Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык анык жана ишенимдүү түшүнүктүү берген финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жана ... үчүн жоопкерчилик тартат».

Бириктирилген финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги

Биздин максат финанссылык отчеттуулук ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолорду камтыбай тургандыгына ақылга сыйрлык ишенимди алууда жана биздин пикирди камтыган аудитордук корутундуну чыгарууда турат. Ақылга сыйрлык ишеним ишенимдүүлүктүн жогорку деңгээлин билдирет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит олуттуу бурмaloолор бар болгон учурда аларды дайыма таап чыгат дегендиктин кепилдиги болуп саналбайт. Бурмaloолор ак ниетсиз аракеттердин жана каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана, эгерде алар өзөүнчө же жыйындысында ушул финанссылык отчеттуулуктун негизинде кабыл алынуучу пайдалануучулардын экономикалык чечимдеринде таасир этиши мүмкүн деп болжолдоо негиздүү болсо, олуттуу деп эсептелет.

Ушул стандарттын 41(b)-пункту төмөндө сунуш кылышкан карартылган текст аудитордук корутундунун тиркемесине жайгаштырылыши мүмкүн экендигин түшүндүрөт. 41(c)-пункт мыйзам, ченемдик акт же аудиттин улуттук стандарттары муун жасоого айын формада уруксат берген учурларда расмий сайттагы сыйпattама төмөндө келтирилген аудитордун жоопкерчилигинин сыйпattамасын чагылдырган жана ага карама-каршы келбекен шартта бул материалды аудитордук корутундуга кошуунун ордуна аудитордун жоопкерчилигинин сыйпattамасын камтыган тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына шилтемени берүүгө боло тургандыгын түшүндүрөт.

Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлүп жаткан аудиттин алкагында биз кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонообуз жана бүткүл аудиттин жүрүшүндө кесипкөй скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкary, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолордон улам финанссылык отчеттуулукту олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин табабыз жана баалайбыз; бул тобокелдиктерге жооп иретинде аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз жана жүргүзөбүз; биздин пикирди билдириүүгө негиз болушу үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналган аудитордук далилдерди алабыз. Ак ниетсиз аракеттердин натыйжасында олуттуу бурмaloону таптай калуу тобокелдиги катанын натыйжасында олуттуу бурмaloону таптай калуу тобокелдигине караганда жогору, анткени ак ниетсиз аракеттер көмүскө бүтүмдү, жасалмaloону, атайлап таштап кетүүнү, маалыматты бурмалап көрсөтүүнү же ички контролдоо системасын кыйгап өтүүчү аракеттерди камтыши мүмкүн;
- Топтун ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикирди билдириүү максатында эмес, жагдайга ылайык келген аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында аудит үчүн мааниси бар ички

контролдоо системасы түшүнүгүн алабыз⁸

- колдонулуучу эсеп саясатынын ойдогудай мүнөзүн жана жетекчилик эсептөп чыккан баалануучу маанилердин жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн негиздүүлүгүн баалайбыз.
- жетекчилик ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө жол берүүнү колдонушунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө тыянак, ал эми алынган аудитордук далилдердин негизинде – алардын натыйжасында өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга Топтун кудуретине кыйла шектенүүлөр келип чыгышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместиик бар же жоктугу жөнүндө тыянак чыгарабыз. Эгерде биз олуттуу айкын эместикин болушу жөнүндө тыянакка келсек, биз өзүбүздүн аудитордук корутундубузда көңүлдү финанссылык отчеттуулуктагы маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө бурууга же, эгерде маалыматты ушундай ачып көрсөтүү ойдогудай эмес болуп саналса, пикирибизди модификациялоого тийишпиз. Биздин тыянактарыбыз аудитордук корутундубузун күнүнө чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок келечектеги окуялар жана шарттар Топ өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга кудуретин жоготушуна алып келиши мүмкүн;
- бүтүндөй алганда финанссылык отчеттуулукту берүүнү, анын түзүмүн жана мазмунун, анын ичинде маалыматты ачып көрсөтүүнү, ошондой эле финанссылык отчеттуулук анын негизинде турган операцияларды жана окуяларды аларды ишенимдүү берүү камсыз кылгыдай түрдө көрсөтө тургандыгын же жоктуугун баалоону жүргүзөбүз;
- бириктирилген финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикир билдириүү үчүн ишканалардын финанссылык маалыматына же топтун ичиндеги ишке тиешелүү талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алабыз. Биз Топтун аудитине жетекчилик кылуу, аны контролдоо жана жүргүзүү үчүн жооп беребиз. Биз өзүбүздүн аудитордук пикирибиз үчүн толук жооптуу бойдан калабыз.

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырып, аларга башкалардан тышкary, аудиттин пландалган көлөмү жана мөөнөттөрү жөнүндө, ошондой эле аудиттин натыйжалары боюнча олуттуу сын-пикирлөр жөнүндө, анын ичинде аудиттин процессинде биз тапкан ички контролдоо системасынын олуттуу кемчиликтери жөнүндө маалыматтарды жеткиребиз.

Биз ошондой эле корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга биз көз карандысызыздык жагынан бардык тиешелүү этикалык талаптарды

⁸ Бул сунуш аудитор ошондой эле финанссылык отчеттуулуктун аудити менен катар ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикир билдириүүгө милдеттүү болгон учурда тиешелүү түрдө өзгөртүлүшү мүмкүн.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жеткирилген маселердин ичинен биз үстүдөгү мезгил үчүн бириктирилген финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн алда канча маанилүү болгон жана, тиешелүү түрдө, аудиттин негизги маселeleri болуп саналган маселелерди аныктайбыз. Биз бул маселелерди өзүбүздүн аудитордук корутундубузда сүрөттөйбүз, буга ушул маселелер жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүү мыйзамда же ченемдик актыда тынуу салынган же өтө сейрек учурларда биз көйгөй жөнүндө биздин отчетто билдириүүнүн кереги жок деп эсептеген учурлар кирбейт, анткени бул жагымсыз кесептөрдө алып келет, коомдук кызыкчылыктар үчүн ушундай баарлашуудан алынуучу пайдадан ашып түштөп деп күтүү ақылга сыйрлык болот.

Башка мыйзамдык жана ченемдик талаптарга ылайык отчет

[Аудитордук корутундуунун ушул бөлүмүнүн формасы жана мазмуну мыйзам, ченемдик акт же аудиттин улуттук стандарттары бүйрүк кылган корутундуларды жана отчетторду берүү боюнча аудитордун башка милдеттеринин мунөзүнө байланыштуу болот. Сыпатталышы башка мыйзамдарда, ченемдик актыларда же аудиттин улуттук стандарттарында каралган (мындан ары «маалымат берүү боюнча башка милдеттер» деп аталаат) маселелер ушул бөлүмдө каралууга тийши, буга маалымат берүү боюнча башка милдеттер Аудиттин эл аралык стандарттарында талаптарында «Бириктирилген финанссылык отчеттуулуктун аудитинин натыйжалары боюнча корутунду» бөлүмүнүн курамында каралган корутундуларды жана отчетторду берүү боюнча милдеттердин алкагында берилген ошол эле темаларга тиешелүү болгон учурлар кирбейт. Башка мыйзамдык жана ченемдик талаптарга ылайык берилүүчү, Аудиттин эл аралык стандарттарынын жоболорунда каралган ошол эле темаларды чагылдырган корутундулар жана отчеттор аудитордук корутундуунун баяндалыштары маалымат берүү боюнча ушундай башка милдеттерди жана Аудиттин эл аралык стандарттарынин талаптарынан келип чыккан баяндалыштарды так ажыраткан шартта, мындаи талаптар бар болгон шартта бириктирилиши (башкача айтканда тиешелүү баш атальштар менен «Бириктирилген финанссылык отчеттуулуктун аудитинин натыйжалары боюнча корутунду» бөлүмүнө киргизилиши] мүмкүн.

Натыйжалары боюнча көз карандысыз аудитордун ушул аудитордук корутундусу чыгарылган аудит боюнча тапшырманын жетекчиси, – [аты-жөнүү].

[Конкремттүү юрисдикциянын талаптарына жарааша аудитордук уюмдун атынан, аудитордун атынан же болбосо экөөнүн төң атынан кол коюу]

[Аудитордун дареги]

[Күнү]

З-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкана болуп саналбаган ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финансыйлык отчеттүүлүгү жөнүндө аудитордук корутундуу

Аудитордук корутундуунун ушул мисалынын максаттары үчүн төмөнкүдөй жагдайлар болжолдонот:

- Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкана болуп саналбаган ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финансыйлык отчеттүүлүгүнүн толук топтомуунун аудити жүргүзүлдү. Бул аудит топтун аудити болуп саналбайт (башкача айтканда, АЭС 600 колдонулбайт).
- Финансыйлык отчеттүүлүк ФОЭСке (жалпы бағыттагы концепция) ылайык ишкананын жетекчилиги тарабынан даярдалды.
- Аудитордук тапшырманын шарттары АЭС 210го ылайык финансыйлык отчеттүүлүккү даярдоо үчүн жетекчиликтин жоопкерчилигин чагылдырат.
- Алынгандык аудитордук далилдердин негизинде аудитор модификацияланбаган («он») пикирди билдириүү негиздүү болуп саналат деген тыянакка келди.
- Аудитке карата тиешелүү юрисдикцияда кабыл алынгандык тиешелүү этикалык таланттар колдонулат.
- Алынгандык аудитордук далилдердин негизинде аудитор АЭС 570ке (кайра караган) ылайык, алардын натыйжасында өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга ишкананын кудуретине кыйла шектенүүлөр келип чыгышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкин эместикитин жоктугу жөнүндө тыянак чыгарды.
- Аудитордон АЭС 701ге ылайык аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалыматты кабарлоо талап кылышынбайт жана ал кандайдыр бир башка себептер боюнча мууну жасоо чечимин кабыл алган жок.
- Аудитор аудитордук корутундуунун күнүнө чейин бүткүл башка маалыматты алды жана анда олуттуу бурмалоолорду тапкан жок.
- Финансыйлык отчеттүүлүккү түзүүгө көзөмөл кылуу үчүн жооптуу жактар финансыйлык отчеттүүлүккү даярдоо үчүн жооптуу жактар болуп саналбайт.
- Аудитор жергиликтуу мыйзамдарда караган башка отчетторду түзүү боюнча милдеттерге ээ эмес

- Аудитор тиешелүү ыйгарым укүктуу органдын сайтында аудитордун жоопкерчилигинин сыйпаттамасына шилтемени берүү чечимин кабыл алды.

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

ABC ишканасынын акционерлерине [же башка тиешелүү даректелүүчү]

Пикир

Биз ABC ишканасынын (Ишкана) финанссылык отчеттуулугунун аудитин жүргүзүүк, ал 20X1-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча финанссылык абал жөнүндө отчеттон, жыйынды киреше жөнүндө отчеттон, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл учун акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттон, ошондой эле финанссылык отчеттуулукка эскертуулордөн, анын ичинде эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача серебинен турат.

Биздин пикирибиз боюнча, тиркелген финанссылык отчеттуулук 20X1-жылдын 31-декабрына карата ишкананын финанссылык абалын (же финанссылык абалы жөнүндө), ошондой эле анын финанссылык натыйжалуулугун (же финанссылык натыйжалуулугу жөнүндө) жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл учун акча каражаттарынын кыймылын (же кыймылдары жөнүндө) Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык бардык олуттуу мамилелерде туура чагылдырат (же анык жсана ишенимдүү түшүнүктүү берет).

Пикир билдириүү учун негиз

Биз Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык аудитти жүргүзүүк. Көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык биздин жоопкерчилигигибиз корутундуузун «*Финанссылык отчеттуулуктун аудити учун аудитордун жоопкерчилиги*» бөлүгүндө мындан ары ачып көрсөтүлөт. Биз [*юрисдикциянын атальши*] финанссылык отчеттуулук аудитибизге карата колдонуулучу этикалых талаптарга ылайык ишканага көз карандысызыбыз жана биз бул талаптарга ылайык башка этикалых милдеттерибизди аткардык. Биз өзүбүз алган аудитордук далилдер өз пикирибизди билдириүүгө негиз болушу учун жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналат деп ойлойбуз.

Башка маалымат [же башка атальш, эгерде зарыл болсо, мисалы, «*Финанссылык отчеттуулуктан жана ал женүндө аудитордук корутундудан айырмаланган маалымат*»]

[*AЭС 720да (кайра каралган) камтылган корутундуларды түзүүгө карата талаптарга ылайык корутундууну түзүү – АЭС 720нын (кайра каралган) 2-тиркемесиндеги 1-мисалды караңыз.*]

Жетекчиликтін жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын финанссылык отчеттуулук үчүн жоопкерчилиги⁹

Жетекчилик ФОЭСке¹⁰ ылайык көрсөтүлгөн финанссылык отчеттуулукту даярдоо жана ишенимдүү берүү үчүн жана аны жетекчилик ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолорду камтыбаган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн зарыл деп эсептеген ички контролдоо системасы үчүн жоопкерчилик тартат.

Финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга Ишкананын кудуретин баалоо үчүн, ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө тиешеси бар маалыматтарды тиешелүү учурларда ачып көрсөтүү үчүн жана ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү жөнүндө божомолдун негизинде отчеттуулукту түзүү үчүн жоопкерчилик тартат, буга жетекчилик Ишкананы жоюуга, анын ишин токтотууга ниеттengен же анда жоюудан же ишти токтотуудан тышкary, кандайдыр бир башка реалдуу альтернатива жок болгон учурлар кирбейт.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ишкананын финанссылык отчеттуулугун даярдоо процессине көзөмөлдүк кылуу үчүн жоопкерчилик тартат.

Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги

Биздин максатыбыз финанссылык отчеттуулук ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолорду камтыбай тургандыгына ақылга сыйярлык ишенимди алууда жана биздин пикирибизди камтыгын аудитордук корутундуну чыгарууда турат. Ақылга сыйярлык ишенич ишенимдүүлүктүн жогорку даражасын билдириет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит олуттуу бурмaloолор бар болгон учурда аларды дайыма табат деген кепилдик болуп саналбайт. Бурмaloолор ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана, эгерде алар өзөзүнчө же жыйындысында бол финанссылык отчеттуулуктун негизинде кабыл алынуучу пайдалануучулардын экономикалык чечимдерине таасир этиши мүмкүн деп негиздүү түрдө болжолдоого мүмкүн болсо, олуттуу деп эсептелет.

Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилигинин андан аркы сыпattamasы [Үюмдун атальши] сайтта [*сайтка шилтемем*] дареги боюнча

⁹ Же конкреттүү юрисдикциядагы мыйзамдык базанын контекстинде башка ылайыктуу термин

¹⁰ Эгерде жетекчиликтін жоопкерчилиги анык жана ишенимдүү түшүнүктүү бере турган финанссылык отчеттуулукту даярдоодо турса, бул төмөнкүдөй түрдө баяндашы мүмкүн: «Жетекчилик Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык анык жана ишенимдүү түшүнүктүү берген финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жана ... үчүн жоопкерчилик тартат».

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЬПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНЫ ТҮЗҮҮ

берилген. Бул сыпаттама биздин аудитордук корутундуузун бир бөлүгү болуп саналат.

[*Конкремттүү юрисдикциянын талаптарына жараша аудитордук уюмдун атынан, аудитордун атынан же болбосо экөөнүн төң атынан кол коюу]*]

[*Аудитордун дареги*]

[*Күнү*]

ISA

4-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын болуп саналбаган ишкананын жалпы бағыттагы шайкештик концепциясына ылайык даярдалган финанссылык отчеттүүлүгү жөнүндө аудитордук корутундуу

Аудитордук корутундунун ушул мисалынын максаттары учун төмөнкүдөй жагдайлар болжолдонот:

- Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын болуп саналбаган ишкананын финанссылык отчеттүүлүгүнүн толук комплектинин аудити жүргүзүлдү. Финанссылык отчеттүүлүкту мыйзамдын же ченемдик актынын талаптарына ылайык берүү зарыл. Бул аудит топтун аудити болуп саналбайт (башкача айтканда, АЭС 600 колдонулбайт).
- Финанссылык отчеттүүлүк ишкананын жетекчилиги тарабынан X юрисдикциясындагы финанссылык отчеттүүлүкту даярдоо концепциясына (XYZ мыйзамы) (башкача айтканда, пайдалануучулардын көцири чөйрөсүнүн жалпы маалыматтык муктаждыктарын канаттандыруу максатында мыйзамдын же ченемдик актынын талаптарын камтыган, бирок ишенимдүү берүү концепциясы болуп саналбаган финанссылык отчеттүүлүкту даярдоо концепциясына) ылайык даярдалды.
- Аудитордук тапшырманын шарттары финанссылык отчеттүүлүкту АЭС 210го ылайык даярдоо учун жетекчиликтин жоопкерчилигин чагылдырат.
- Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор модификацияланбаган («он») пикирди билдириүү негиздүү болуп саналат деген тыянакка келди.
- Аудитке бул юрисдикцияда кабыл алынган тиешелүү этикалык талаптар колдонулат.
- Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор алардын натыйжасында АЭС 570ге (кайра каралган) ылайык өз ишмердүүлүгүн үзгүлүтүксүз улантууга ишкананын кудуретине кыйла шектенүүлөр келип чыгышы мумкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместикитин жоктугу жөнүндө тыянак чыгарды.
- Аудитордон АЭС 701ге ылайык аудиттин негизги маселелери жөнүндө бааларды кабарлоо талап кылынбайт жана ал кандайдыр бир башка себептер боюнча мууну жасоо чечимин кабыл алган жок.
- Аудитор аудитордук корутундунун күнүн чейинки бүткүл башка маалыматты алды жана анда олуттуу бурмaloолорду тапкан жок.

- **Финансылык отчеттуулукту түзүгө көзөмөлдүк кылуу үчүн жооптуу жактар финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жооптуу жактар болуп саналбайт.**
- **Аудитор жергиликтүү мыйзамдарда каралган башка отчетторду түзүү боюнча милдеттерге ээ эмес.**

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

[Тийиштүү даректелүүчү]

Пикир

Биз ABC ишканасынын (Ишканы) финанссылык отчеттуулугунун аудитин жүргүздүк, ал 20X1-жылдын 31-декабрына карата финанссылык абал жөнүндө отчеттон, пайда жана зияндар жөнүндө отчеттон, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл үчүн акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттон, ошондой эле финанссылык отчеттуулукка эскертүүлөрдөн, анын ичинде эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача серебинен турат.

Биздин пикирибиз боюнча, ишкананын тиркелген финанссылык отчеттуулугу X юрисдикциясындагы XYZ мыйзамына ылайык бардык олуттуу мамилелерде даярдалды.

Пикир билдириүү үчүн негиз

Биз Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык аудитти жүргүздүк. Көрсөтүлгөн стандарттага ылайык биздин жоопкерчилигизи корутундуузун «*Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги*» бөлүгүндө мындан ары ачып көрсөтүлөт. Биз [юрисдикциянын атальши] финанссылык отчеттуулук аудитибизге карата колдонулуучу этикалых талаптарга ылайык ишканага көз карандысызбыз жана биз бул талаптарга ылайык башка этикалых милдеттерибизди аткардык. Биз өзүбүз алган аудитордук далилдер өз пикирибизди билдириүгө негиз болушу үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналат деп ойлойбуз

Башка маалымат [же башка атальш, эгерде зарыл болсо, мисалы, «Финанссылык отчеттуулуктан жана ал жөнүндө аудитордук корутундудан айырмаланган маалымат»]

[*АЭС 720да (кайра каралган) камтылган корутундуларды түзүүгө карата талаптарга ылайык корутундууну түзүү – АЭС 720нын (кайра каралган) 2-тиркемесиндеги 1-мисалды караңыз.*]

Жетекчиликтін жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын финанссылык отчеттуулук үчүн жоопкерчилиги¹¹

Жетекчилик көрсөтүлгөн финанссылык отчеттуулукту XY¹² юрисдикциядагы мыйзамына ылайык даярдоо үчүн жана жетекчилик ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолорду камтыбаган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн зарыл деп эсептеген ички контролдоо системасы үчүн жоопкерчилик тартат.

Финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга ишкананын кудуретин баалоо үчүн, ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө тиешеси бар маалыматтарды тиешелүү учурларда ачып көрсөтүү үчүн жана ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү жөнүндө божомолдордун негизинде отчеттуулукту түзүү үчүн жоопкерчилик тартат, буга жетекчилик Ишкананы жоюуга, анын ишин токтотууга ниеттengен же анда жоюудан же ишти токтотуудан тышкary, кандайдыр бир башка реалдуу айльтернатива жок болгон учурлар кирбейт.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар ишкананын финанссылык отчеттуулугун даярдоого көзөмөлдүк кылуу үчүн жоопкерчилик тартат.

Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги

Биздин максатыбыз финанссылык отчеттуулук ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолорду камтыбай тургандастына ақылга сыярлык ишенимди алууда жана биздин пикирибизди камтыган аудитордук корутундуну чыгарууда турат. Ақылга сыярлык ишеним ишенимдин жогорку деңгээлин билдириет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит олуттуу бурмaloолор бар болгон учурда аларды дайыма табат деген кепилдик болуп саналбайт. Бурмaloолор ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана, эгерде алар өз өзүнчө же жыйындысында бул финанссылык отчеттуулуктун негизинде кабыл алынуучу пайдалануучулардын экономикалык чечимдерине таасир этиши мүмкүн деп негиздүү түрдө болжолдоого мүмкүн болсо, олуттуу деп эсептелет.

Ушул стандарттын 41(b)-пункту төмөндө сунуш кылынган карартылган текст аудитордук корутундунун тиркемесине жайгаштырылышы мүмкүн экендигин түшүндүрөт. 41(c)-пункт мыйзам, ченемдик акт же аудиттин улуттук стандарттары муун жасоого айкын формада уруксат берген учурларда расмий сайттагы сыппаттама төмөнде келтирилген аудитордун жоопкерчилигинин сыппаттамасын чагылдырган жана ага карама-каршы келбegen шартта бул материалды аудитордук

¹¹ Же конкреттүү юрисдикциядагы мыйзамдык базанын контекстинде башка ылайыктуу термин

¹² Эгерде жетекчиликтін жоопкерчилиги анык жана ишенимдүү түшүнүктүү бере турган финанссылык отчеттуулукту даярдоодо турса, бул төмөнкүдөй түрдө баяндашы мүмкүн: «Жетекчилик Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык анык жана ишенимдүү түшүнүктүү берген финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жана ... үчүн жоопкерчилик тартат».

корутундуга кошуунун ордуна аудитордун жоопкерчилгинин сыйпattамасын камтыган тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына шилтемени берүүгө боло тургандыгын түшүндүрет.

Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлүп жаткан аудиттин алкагында биз кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонобуз жана бүткүл аудиттин аралыгында кесипкөй скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкary, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолордон улам финанссылык отчеттуулукту олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин табабыз жана баалайбыз; бул тобокелдиктерге жооп иретинде аудитордук жол-жоблорду иштеп чыгабыз жана жүргүзбөз; биздин пикирди билдириүү үчүн негиз болушу үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналган аудитордук далилдерди алабыз. Ак ниетсиз аракеттердин натыйжасында олуттуу бурмaloону таппай калуунун тобокелдигине катанын натыйжасында олуттуу бурмaloону таппай калуу тобокелдигине караганда жогору, анткени ак ниетсиз аракеттер көмүске бүтүмдү, жасалмaloону, атайлап таштап кетүүнү, маалыматты бурмалап көрсөтүүнү же ички контролдоо системасын кыйгап өтүүчү аракеттерди камтыши мүмкүн;
- ишкананын ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикирди билдириүү максатында эмес, жагдайга ылайык келген аудитордук жол-жоблорду иштеп чыгуу максатында аудит үчүн мааниси бар ички контролдоо системасы түшүнүгүн алабыз;¹³
- колдонулуучу эсеп саясатынын ойдогудай мүнөзүн жана жетекчилик эсептеп чыккан баалануучу маанилердин жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн негиздүүлүгүн баалайбыз.
- жетекчилик ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө жол берүүнү колдонушунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө тыянак, ал эми алынган аудитордук далилдердин негизинде – алардын натыйжасында өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга ишкананын кудуретине кыйла шектенүүлөр келип чыгышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместиик бар же жоктуугу жөнүндө тыянак чыгарабыз. Эгерде биз олуттуу айкын эместикин болушу жөнүндө тыянакка келсек, биз өзүбүздүн аудитордук корутундубузда көнүлдү финанссылык отчеттуулуктагы маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө бурууга же, эгерде маалыматты ушундай ачып көрсөтүү ойдогудай эмес болуп саналса, пикирибизди модификациялоого тийишпиз. Биздин тыянактарыбыз аудитордук корутундубузун күнүнө чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок келечектеги окуялар жана шарттар Ишкана өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга кудуретин жоготушуна алыш келиши мүмкүн.

¹³ Бул сунуш аудитор ошондой эле финанссылык отчеттуулуктун аудити менен катар ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикирди билдириүгө милдеттүү болгон учурда тиешелүү түрдө өзгөртүлөт.

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ ПИКИРДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА
КОРУТУНДУНУ ТҮЗҮҮ

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырып, аларга башкалардан тышкary, аудиттин пландаштырылган көлемү жана мөөнөттөрү жөнүндө, ошондой эле аудиттин натыйжалары боюнча олуттуу эскертүүлөр жөнүндө, анын ичинде биз аудиттин процессинде тапкан ички контролдоо системасынын маанилүү кемчиликтери жөнүндө маалыматты жеткиребиз.

[Конкреттүү юрисдикциянын талаптарына жарааша аудитордук уюмдун атынан, аудитордун атынан же болбосо экөөнүн төң атынан кол колоу]

[Аудитордун дареги]

[Күнү]